

*Рыбалкина А. Д.
Бишкек шаардык
сотунун судьясы*

**БАНКРОТТУК (КУДУРЕТСИЗДИК)
ЖӨНҮНДӨ
ИШТЕРДИН СОТТОР ТАРАБЫНАН
КАРАЛЫШЫ**

МАЗМУНУ

УКУКТУК-ЧЕНЕМДИК БАЗА, АТАЙЫН АДАБИЯТТАР	3
МОДУЛДУН МАКСАТТАРЫ.....	4
КҮТҮЛҮҮЧҮ ЖЫЙЫНТЫКТАР	4
1. Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө жалпы жоболор	5
2. Банкроттуктун түшүнүгү жана таанылышы	6
3. Акчалай милдеттенмелердин жана милдеттүү төлөөлөрдүн курамы жана өлчөмү	9
4. Банкроттук жөнүндө иштердин сотто териштирилүүсү	11
4.1.Банкроттук (кудуретсиздик) тууралуу иштердин сотко караптуулугу	13
5. Атайын администрациялоо	16
6. Атайын администратор.	18
7. Тынышуу келишиими.....	24
8. Жеке ишкердин банкроттугу	25
9. Ордунда жок карыз тараптын банктроттугу	30
10. Айыл чарба өндүрүшүндө иштеген жактардын банкроттугу	30
11. Соттор тарабынан банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштерди кароо тартиби.....	31
12. Сотко жиберилүүгө жаткан жана соттук териштирүүгө ишти даярдоодо сот тарабынан суратып алуучу жазуу жүзүндөгү документтердин чамалуу тизмеси	33
КОНТРОЛДУК СУРООЛОР.....	36
ТИРКЕМЕ 1. МАСЕЛЕЛЕР	37

УКУКТУК – ЧЕНЕМДИК БАЗА

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, референдумда (бүткүл элдик добуш берүүсүндө) 2010-жылдын 27 июнунда кабыл алынган
2. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси
3. Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» 1997-жылдын 15 октябриндагы №74 Мыйзамы (КР 1997-жылдын 15-октябриндагы №75 Мыйзамы менен колдонууга киргизилген, 2009-жылдын 24-июлундагы № 247, 2015-жылдын 20-апрелиндеги № 87, 2016-жылдын 22-июнундагы № 84, 2016-жылдын 7-июлундагы № 103, 72017-жылдын 12-майындагы № 80, 2019-жылдын 31-декабрындагы № 150 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)
4. Кыргыз Республикасынын «Эсептик көрсөткүч жөнүндө» 2006-жылдын 27 январындагы №13 Мыйзамы
5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин «Об утверждении размера расчетного показателя» от 15 июня 2006 года № 1115-111. Постановление
6. Правила «О порядке применения процедур процесса банкротства». Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 1998 года №865 (В редакции постановления Правительства КР от 1 сентября 2001 года №509, 28 декабря 2001 года №827, 30 сентября 2002 года №665, 29 мая 2003 года №318, 30 августа 2006 года №629, 3 сентября 2007 года №385, 23 июня 2015 года № 399, 28 сентября 2015 года № 664, 12 января 2017 года № 17, 15 декабря 2017 года № 809).

АТАЙЫН АДАБИЯТ

7. Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине илимий - тажрыйбалык комментарий - Бишкек, 2011.
8. Россия Федерациясынын Жарандык процесстик кодексине комментарий. «Спарт» басмаканасы, Москва, 1997.
9. Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 28 апреля 2006 года №5 «О некоторых вопросах, связанных с практикой применения Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)».

- 10.Рыбалкина А.Д. Закон Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоительности). Коммерческое право. Практика применения в Кыргызской Республике, том. 1, Бишкек, 2001.
- 11.Лучков Г.А. Рассмотрение дел о банкротстве (несостоительности) Коммерческое право. Практика применения в Кыргызской Республике, том. 3, Бишкек, 2001.

МОДУЛДУН МАКСАТТАРЫ

Курс аяктаганда угуучулар билүүсү керек:

- банкрот (кудуретсиз) деп табуу маселесин жөнгө салуучу мыйзамдарды;
- банкроттук (кудуретсиздик) түшүнүгүнүн аныктамасын;
- банкроттуктун белгилерин;
- акчалай милдеттенмелердин жана милдеттүү төлөөлөрдүн курамын жана өлчөмүн;
- банкроттук тууралу иштердин теришириу тартибин;
- атайын администрациялоонун жол-жоболорун;
- атайын администратор жөнүндө жоболорду;
- банкроттук процессин жүргүзүүдө тынышуу келишимин түзүү тартибин;
- ордунда жок карыз тараптын банкроттугун;
- айыл чарба өндүрүшүндө иштеген жактардын банкроттугун;
- банкроттук жөнүндө иштер боюнча соттук актыларды даярдоо жол-жобосун.

КҮТҮЛҮҮЧҮ ЖЫЙЫНТЫКТАР

Модуль аяктаганда угуучулар:

- банкроттук (кудуретсиздик) түшүнүгүнүн аныктамасын бере;
- банкроттуктун белгилерин атай;
- банкроттук (кудуретсиздик) тууралуу иштерди кайсыл сот кароого укуктуу экенин түшүндүрө;
- акчалай милдеттенмелердин жана милдеттүү төлөөлөрдүн курамын жана өлчөмүн аныктай;
- атайын администраторго аныктама беришет жана аны дайындоо тартибин атай;
- банкроттук процессинини жол-жоболорун атай;
- банкроттук процессин жүргүзүүдө тынышуу келишимин түзүү тартибин атай;
- ордунда жок карыз тараптын банкроттугу түшүнүгүн бере;

- айыл чарба өндүрүшүндө иштеген жактардын банкроттугу түшүнүгүн бере;
- банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштер боюнча соттук актыларды даярдай алышат.

1.ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

Кыргыз Республикасынын Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө Мыйзамынын 1-статьясы карыз тарапты банкрот (кудуретсиз) деп табуунун (жарыялоонун) негизин белгилейт, кудуретсиздиктин (банкроттуктун) алдын алуу боюнча чараптардын тартибин жана шарттын, банкроттук жол-жоболорун жүргүзүүнүн тартибин жана шарттарын жана карыз тараптын кредиторлордун талабын толук канаттандырууга жана (же) милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттерди аткарууга жөндөмсүздүгүнөн келип чыккан башка мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Мыйзамы коммерциялык уюм болуп саналган (оперативдүү башкаруу укугуна негизденген мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардан башка) менчиктиң ар кандай түрүндөгү юридикалык жактарга, анын ичинде мыйзамда белгilenген тартипте Кыргыз Республикасында каттоодон өткөн чет өлкөлүк юридикалык жактарды жана чет өлкөлүктөр катышкан юридикалык жактарга, ошондой эле депозиттерди тартпаган финанссылык-кредиттик уюмдарга колдонулат.

Өзүнүн ишмердүүлүгүндө негизги максат катары пайда табууну көздөгөн уюмдар **коммерциялык уюм** болуп саналат. Коммерциялык уюмдар толук жана командиттик шериктештиkerдин, жоопкерчилиги чектелген же кошумча жоопкерчиликтүү коомдордун, ачык же жабык акционердик коомдордун, кооперативдердин, мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын түрүндө түзүлө алат.

Ушул ченем менен Мыйзамда же көрсөтүлгөн коммерциялык эмес уюмдарды түзүүнүн жана уюштуруу-укуктук тариздериндеги маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укук актыларында түздөн-түз карапган учурларда, коммерциялык эмес уюм болуп саналган менчиктиң ар кандай түрүндөгү юридикалык жактарга колдонуудагы Мыйзам колдонулары көрсөтүлгөн.

Ошондой эле, Мыйзам жеке ишкөр катары мыйзамда белгilenген тартипте катталышкан жана ишкөрдик ишин Кыргыз Республикасынын аймагында жүзөгө ашырышкан Кыргыз Республикасынын жарандарына, башка мамлекеттердин жарандарына жана жарандыгы жок карызкорлорго - жеке ишкөрлерге карата колдонулат.

Өз ишмердигинин негизги максаты катары пайда табууну көздөбөгөн жана алынган пайданы катышуучулардын ортосунда бөлүштүрбөгөн уюмдар **коммерциялык эмес уюмдар** болуп саналышат. Коммерциялык эмес уюмдар катары саналган юридикалык жактар мекеменин менчик ээси тарабынан финансылануучу кооперативдер, саясий партиялар дагы башка коомдук же диний уюмдар (бирикмелер), мекемелер кайрымдуулук жана башка фонддор, ошондой эле мыйзамда каралган дагы башка түрлөрдө түзүлө аллат.

Кыргыз Республикасынын “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Мыйзамынын 1-ст. 3-б. ылайык ушул Мыйзам төмөнкүлөргө: мамлекеттик жана башка мекемелерге, ошондой эле ушул Мыйзамдын 16-статьясында белгиленген талаптарды сактоо менен, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 96-статьясынын 2-пунктунда каралган негиздер боюнча төлөөгө жөндөмдүү юридикалык жактарды жоюуга карата колдонулбайт. **Жана табигый монополиянын объекттерине карата колдонулбайт;**

Ошондой эле, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында тикелей башкача белгиленбесе, Кыргыз Республикасынын “Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Мыйзамы банктарга жана башка финансы-кредиттик уюмдарга колдонулбашын эске алуу керек.

2.БАНКРОТТУКТУН ТУШУНУГУ ЖАНА БЕЛГИЛЕРИ

Банкроттук эмне үчүн бар: Для чего существует банкротство:

- ал кудуретсиз фирмалын мүлктөрүн квалификациясы артыгыраак жетекчилер тарабынан натыйжалуу колдонуу үчүн бошотот;
- ал, ошентип, майнаптуу ишканалардын өсүшүнө көмөк көрсөтүп (банкроттук учурлары бийик деңгээлде болгон өлкөлөрдө, жумушсуздуктун өтө төмөн деңгээли байкалат) жумуштуулуктун көбөйүшүн камсыз кылат;
- ал, кредиторлордун жана акционерлердин кызыкчылыктары үчүн майнаптуу иш алыш барууга өбөлгө болуп саналат;
- ал кредиторлор менен компаниянын ортосунда адилеттүү тен салмактуулукту орнотот;
- компаниялар менен алардын ээлери ортосундагы айырмачылыкты таануу жолу аркалдуу ал ишкерлерди акчалары менен чектелген даражага чейин (чектелген жоопкерчилик принциби) тобокелге салууга түрткү болот;
- ал ар түрдүү категориядагы кредиторлордун ортосунда адилеттүү тен салмактуулукту орнотот.

Банкроттуктун түшүнүгү жөнүндө кеп кылууда, аталган мыйзамдын 3-статьясынын талаптарына негизделүү керек, ага ылайык милдеттенмелерди

Банкроттук (кудуретсиздик) деп карыз тараптын макулдугу менен юридикалык жактын сот тарабынан таанылган же кредиторлордун чогулушу тарабынан жарыяланган төлөөгө жөндөмсүздүгү, башкача айтканда мыйзамда же келишимде белгиленген мөөнөттө толук көлөмдө акчалай милдеттенмелери боюнча өз кредиторлорунун негиздүү талаптарын канааттандырууга жөндөмсүздүгү түшүнүлөт, ага анын өтүмдүү активдерине милдеттенмелерди өзүнө алуудан ашып кетүүнүн натыйжасында бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү төлөмдөрдү камсыз кылууга жөндөмсүздүгү кирет.

Мындайда соттор, карызкордун банкроттугунун белгилеринин бар экенин аныктоо учун, кредиторго тиешелүү натуралай милдеттерин (кредиторго берилбей калган, ал төлөп койгон нерсенин наркы, төлөнүп коюлган, бирок карызкор тарабынан аткарылбай калган иштердин же кызматтардын наркы ж.б.) аткаруунун ордуна сот тарабынан өндүрүлгөн тиешелүү суммаларды эсептеши керек.

Бул ченемдин **дефинициясынын** анализи **банкроттуулуктун олуттуу белгилерин** аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

А дегенде, бул:

- **карызкордун акчалай милдеттенмелери боюнча өз кредиторлорунун негиздүү талаптарын канааттандырууга мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу, башкача айтканда карыздарын толук көлөмдө төлөөгө анын жөндөмсүздүгү.** Карыздарын төлөөгө жөндөмсүздүккө ар түрдүү деңгээлдеги бюджеттерге салыкты төлөө, ошондой эле бюджеттик эмес фонддорго төлөнүүгө жаткан жыйымдарды, камсыздандыруу жана башка салымдарды төлөө мүмкүн эместиги.
- мыйзам тарабынан белгиленген тартиpte аныкталышы керек болгон, **карызкордун кудуретсиздигинин фактысынын өзү.**

Экономикалык көз карашта, «кудуретсиздик» түшүнүгү «*төлөөгө жөндөмсүздүк*» түшүнүгү менен бирдей деп билүү, башкача айтканда «кудуретсиздик» жана «*төлөөгө жөндөмсүздүк*» синонимдер болуп саналышат.

Ишканын **төлөөгө жөндөмсүздүгү** (кудуретсиздиги) деп анын өз убагында жана толук көлөмдө кредитордук карызды төлөөгө кудуретсиздиги түшүнүлөт.

Узгүлтүксүз жана узак убакыт төлөөгө жөндөмсүздүк (кудуретсиздик) абалы абсолюттук төлөөгө жөндөмсүздүк абалына өтүп кетиши мүмкүн, мындайда ишкананың төлөөгө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтире албайт жана анын ишмердигин улантуу мүмкүн эмес жана максатты актабайт.

Ишкананын ишмердигин улантуу мүмкүн эместиги анын каржы-чалбалык ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө керектүү каражаттарды жана өзүнүн төлөөгө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү мүмкүндүгүнүн жоктугу.

Ишкананын ишмердигин улантуу максатты актабаганы анын социалдык-экономикалык маанисинин, экономикалык жана өндүрүштүк дараметинин, рыноктук жагымдуулугунун жана анын чыгарган продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жоктугу ж.б. менен шартталган. Мындай ишкананын банкрот болот жана кредиторлордун талаптарын ченемдүү канааттандыруу максатында жоюлууга жана сатылууга жатат.

Демек, экономикалык көз карашта банкроттук – бул төлөөгө жөндөмдүү эмес ишкананын ишмердүүлүгүн улантуу мүмкүн эместигине жана максатты актабагандыгына байланыштуу анын мүлкүн кредиторлордун талаптарын ченемдүү канааттандыруу максатында сатуу жана жоюу жол жобосу. Ишкананын банкроттугу анын төлөөгө жөндөмсүздүгүнүн (кудуретсиздигинин) жеке учуру болуп саналат.

Жогоруда айтылгандардан «кудуретсиздик» жана «төлөөгө жөндөмсүздүк» эки ар кандай түшүнүк. Ошондуктан аларды Мыйзамда синоним катары колдонууга мүмкүн эмес.

Белгилөө маанилүү, Мыйзамдын З-ст. ылайык ишкананын төлөөгө жөндөмсүздүгүн банкроттуктун жалгыз жана жеткиликтүү белгиси болуп саналат, башкача айтканда ишкананын банкрот деп табууга негизи болот.

Рыноктук шарттарда, ишкананын кредиторлор менен төлөп кутулууга мүмкүн болбогону дебиторлор ага анын карызын бербегендиктен келип чыкканы көп кездешет. Мыйзамда банкроттуктун белгилерин аныктоодо ишкананын дебитордук карыздарынын бар экени көрсөтүлгөн эмес.

3. АКЧАЛАЙ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА МИЛДЕТТҮҮ ТӨЛӨӨЛӨРДҮН КУРАМЫ ЖАНА ӨЛЧӨМҮ

Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" (1997-жылдын редакциясындагы) Мыйзамы менен акчалай милдеттенмелердин жана милдеттүү төлөөлөрдүн курамы жана өлчөмү жөнүндө ченем киргизилген (9-1-ст.). 1994-жылдагы Мыйзамда мындай регламентациялоо болгон эмес.

Мурда, штрафтык санкциялар карыздын суммасына киреби же кирбейби мыйзамдуу так аныкталган эмес болчу. Бул маселе ыйгарым укуктуу соттор тарабынан Мыйзамдын 3-ст. талкуулоосунун негизинде гана тескери чечилип келген, ал статья банкроттукту (кудуретсиздикти) акчалай милдеттенмелери боюнча өз кредиторлорунун негиздүү талаптарын (товарлардын, жумуштун, кызматтарынын акысын төлөө) канааттандырууга жөндөмсүздүгү, анын ичинде бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү төлөмдөрдү камсыз кылууга жөндөмсүздүгү аныкталган. Бул ченемдин мааниси боюнча, уюмdu банкрот деп табуу тууралуу арызды **райондор аралык** сотко берүүдө каржылык санкцияларды карызкорго коюлган талаптардын суммасына кошууга мүмкүн эмес.

Карызкордун банкроттук белгилери бар экенин аныктоо үчүн, **акчалай милдеттенмелердин өлчөмү**, анын ичинде өткөрүп берилген товарлар, аткарылган жумуш жана көрсөтүлгөн кызмат үчүн болгон карыздын өлчөмү, карызкор тарабынан төлөнө турган карыздын суммасы проценттерин эсепке алуу менен көңүлгө алынаарын Мыйзам көрсөткөн.

Акчалай милдеттенмени аткарбагандыгы же тиешелүү түрдө эмес аткарғандыгы үчүн төлөнүүгө жаткан айыпп төлөмдөр (штрафтар, туумдар) акчалай милдеттенмелердин өлчөмүн аныктоодо эсепке алынбайт. Мындан сырткары, милдеттүү төлөмдөрдүн өлчөмү да Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан аныкталган штрафтарды (туумдарды) жана башка каржылык (экономикалык) санкцияларды эсепке албастан көңүлгө алынат.

Ошондой эле, карыздын өлчөмүнө карызкордун жарандар алдындагы милдеттери кошулбай турганын белгилей кетүү керек. Мында карызкор өмүргө жана ден-соолукка келтирилген зиян үчүн, автордук сый ақыны төлөө боюнча милдеттенмелери жана юридикалык жак-карызкордун (катышуучулары) уюштуруучуларынын алдындагы милдеттерди аткаруу боюнча жоопкерчилик тартат. Демек, көрсөтүлгөн ченемдерди банкроттук жөнүндө мыйзамдарга киргизүү менен бул категориядагы иштерди соттордо кароодо көпчүлүк талаштуу маселердин пайда болуучу булагы четке кагылган.

Мыйзамдын 9-1-ст. ылайык карыз тарапка банкроттук процессин козгоо үчүн карыздын төмөнкүдөй минималдуу өлчөмдөрүнүн болушу талап кылышат: **карыз тарапка коюлган бир же бир нече кредиторлордун талап кылган суммасы эсептешүү көрсөткүчүнүн миңден кем эмесин түзсө,** ал эми жеке ишкерди кошо алганда, кредитор - жеке адамдын карыз тарапка койгон талабы эсептешүү көрсөткүчүнүн беш жүздөн кем эмес өлчөмүн түзсө. **Бул статьянын эрежеси карыз тараптын банкроттук процессин өзү козгошу үчүн колдонулбайт.**

Төлөөгө жөндөмсүз карыз тарапка карата банкроттук процессин козгоо үчүн карыздын Кыргыз Республикасынын "Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамынын 9-1-статьясында көрсөтүлгөн минималдуу өлчөмдөрүнүн болушу талап кылышарын эсепке алуу керек.

Мында, Кыргыз Республикасынын "Эсептешүү көрсөткүчү жөнүндө" 2006-жылдын 27-январындагы №13 Мыйзамына ылайык **эсептешүү көрсөткүчү** - бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеси тарабынан бекитилүүчү ченемдик акчалай көрсөткүч.

Практикада кредиторлор бирге чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу маселе, атап айтканда **талаптарды бириктириүү**, аз эмес көтөрүлчү,

Мыйзамдын 27-9-ст. 2-п. ылайык кредиторлор карыз тарапка өздөрүнүн талаптарын бириктириүүгө жана кредитордун бир арызы менен сотко кайрылууга укуктуу. Мындай арызга өз талаптарын бириктирген кредиторлор кол коюшат. Кредиторлор иштин жүргүзүлүшүн кредиторлордун бирине тапшыра алышат.

Бир нече кредиторлордун талаптарын сот кароого кабыл алууга жана банкроттук иш боюнча өндүрүштүкозгоого сот укуктуу. Алгачкы берилген талаптагы көрсөтүлгөн жалпы суммага талаптары кошулган бардык кредиторлор, мыйзам менен кайрылуучу - кредиторго берилген процесстик укуктарга бирдей ээ болушат.

Кредиторлордун арызы бириктирилген ар кандай милдеттенмелерге негизделиши мүмкүндүгүн жана карыз тарапка өздөрүнүн талаптарын бириктириүүгө жана кредитордун бир арызы менен сотко кайрылууга укукуулугун мыйзам так аныктайт. Мындай арызга өз талаптарын бириктирген кредиторлор кол коюшат.

Кредиторлор өздөрүнүн талаптарын бириктириүүгө мүмкүнчүлүгү тагыраак аныкталгандына байланыштуу соттук практикада бул маселеге өзгөчө көңүл бурууну талап кылбайт деп күтүлөт.

Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштердин козголушунун механикалык жол жобосун чыгарып салуу үчүн эсепке алуу зарыл,

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 9-статьясына ылайык **акчалай милдеттенмелердин өлчөмү, эгерде сот актысы менен мыйзамдуу күчүнө киргендиги тастыкталса же анын банкроттуулугу жөнүндө иши соттун жыйналышында каралганда мындай моюнга алуунун тыянактарын түшүндүрүү менен карыз тарап кат жүзүндө макул болгондо **белгиленди деп эсептелет.****

Мыйзам азыркы мезгилде «башка учурларды» көрсөтпөгөнүн эске алуу менен, жогоруда айтылган эки шартка негизделүү керек: акчалай каражаттарды өндүрүү жөнүндө соттун чечиминин бар болушу жана карыз тараптын жазуу жүзүндөгү макулдугу.

Банкроттук жөнүндө ишти караган сот тарабынан карыздын өлчөмү аныкталбагандыктан жана аныкталышы мүмкүн эместигинен, кимдир бирөөнү банкрот деп табуу жөнүндө арызды сотко берүүдөн мурда доо тартибинде чыгарылган карызды өндүрүү жөнүндө соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими бар болушу керектигин, же карыз тарап аныкталган өлчөмдөгү өзүнүн карызын тааныган жазуу жүзүндөгү документ бар болушу керектигин соттордун эсинде сактоосу зарыл.

Мында, Банкроттук жөнүндө мыйзамдын 11-статьясына ылайык банкроттук процессин козгоо үчүн негиз болгон Банкроттук жөнүндө мыйзамдын 9-1-статьясында каралган карыздын минималдуу өлчөмү, акчалай милдеттөнменин шарты боюнча эсептелген проценттерди кошкондо, карыздын негизги суммасын гана эсепке алат. Мындан, банкроттук жол жобосун колдонууга алыш келүүчү штрафтарды жана туумдарды, карыздын өлчөмүнө кошууга болбосу, келип чыгат.

Жогорудагылардын негизинде, кредитор менен карыз тараптын ортосунда карыздын суммасы жонүндө талаш бар болгондо сот Мыйзамдын 27-29-ст. 5-пунктуунун негизинде иш боюнча өндүрүштү токтотот, анткени Мыйзамдын 27-12-статьясынын 1-пунктуунун 1-пунктчасына ылайык, көрсөтүлгөн жагдайлардын негизинде, карызкорду банкрот деп табуу мүмкүн эместигин соттор эске алуулары зарыл.

4. БАНКРОТТУК ЖӨНҮНДӨ ИШТЕРДИН СОТТО ТЕРИШТИРИЛҮҮСҮ

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын мааниси боюнча, банкроттук жол жобосун эки тайпага бөлүштүрүүгө мүмкүн: **соттон тышкаркы (сотсуз) жана соттук.**

Соттон тышкаркы (сотсуз) жол жоболор, өз ара, төмөнкүлөргө бөлүнүшөт:

- сотко чейинки санация же каржылык айыктыруу жана
- карыз тарапты банкроттугу жөнүндө ыктыярдуу жарыялоо.

Соттук жол жобо карыз тарапты банкрот деп табуу жолу менен аны мажбуrlап жоюуну карайт, атап айтканда райондор аралык сотунун чечими боюнча.

Ошентип, карыз тараптар –юридикалык жактарга карата ыктыярдуу жана соттук тартиpte банкроттук жол жобосун колдонуу мүмкүн.

Ал эми, Банкроттук жөнүндө мыйзамдын колдонулушу жайылтылган, граждандар – жеке жактардын кудуретсиздиги боюнча тийиштүүлүктү карасақ, анда ага ылайык, гражданин соттук тартиpte гана банкрот деп табылышы мүмкүн. Мындай карыз тараптын өзүнүн банкроттугу жөнүндө өз ыктыярдуу жарыялоо жол жобосун колдонууга жол берилбейт.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамына ылайык райондор аралык сотко кайрылууга укуктуу жак тарабынан берилген арыз карыз тараптын банкроттугу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү козгоого негиз болот.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы тарабынан (КР «Банкроттук жөнүндө» Мыйзамынын 27-2-ст) каралган учурларда карыз тарап, кредитор же кредиторлор, банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган – **Кайрылуучулар.**

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамында сотко кайрылуу үчүн жалпы шарттар **банкроттуктун белгилери катары** көрсөтүлгөн, алар экөө:

- 1) акчалай милдеттенмелерин толук көлөмдө төлөөгө жөндөмсүздүгү, же башка кредиторлордун алдындағы милдеттерин, бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү төлөмдердү камсыз кылууга жөндөмсүздүгү. Мыйзамдын 9-1 ст. менен карыздын өлчөмү аныкталат.**
- 2) баш тартуу же талаптарды толук көлөмдө төлөөгө жөндөмсүздүгү.**

Мында, **гражданинди-жеке жакты**, анын ичинде жекече ишкерди, **банкрот** деп **табуу үчүн**, анын милдеттенмелеринин суммалары ага тиешелүү мүлктүн наркынан ашыруу жөнүндө шарт зарыл деп таанылган.

Бул эки негиздердин бири эле бузулган болсо карыз тарапты банкрот (кудуретсиз) деп табуу жөнүндө арызды кабыл алуудан сотту баш тартууга алып келет. Акчалай милдеттенмелердин жана милдеттүү төлөөлөрдүн курамы жана өлчөмү сотко карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арызды берүү мезгилге аныкталат.

Карыз тараптын банкроттук белгилерин аныктоо үчүн акчалай милдеттенмелердин өлчөмү көнүлгө алынат, анын ичинде аларга өткөрүп берилген товарлар, аткарылган жумуш, көрсөтүлгөн кызмат үчүн карыздар, ошондой эле карызкор тараптан төлөнүүгө жаткан карыздын суммасы проценттерди эске алуу менен кошулушу керек.

Мында, граждандарга алардын ден соолугуна зиян келтирилгендиgi үчүн суммаларды төлөө боюнча милдеттенмелерин аткарбагандыгы үчүн, ошондой эле автордук сый акыны төлөө боюнча пайда болгон карыздын суммалары карыз тараптын карызынын өлчөмүнө кошулбайт. Карызкор-юридикалык жактын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын) алдындагы милдеттенмелер акчалай милдеттенмелердин өлчөмүнө кошулбайт.

4.1. Банкроттук (кудуретсиздик) тууралуу иштердин сотко караштуулугу

Карыз тарап чече турган маселелердин биринчилиери болуп – кайсы соттук органга ылайыктуу арыз менен кайрылуу керек деген суроо.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын ГПК-нин 256-статьясынын 11-бөлүгүнө ылайык банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштер **райондор аралык соттун** компетенциясына берилген, ошондуктан жалпы юрисдикциялык сот карыз тарапты кудуретсиз деп табуу жөнүндө арыздарды кабыл алууга укуктуу эмес.

Банкроттук (кудуретсиздик) деп табуу жөнүндө иштердин сотко караштуулугу маңызы боюнча өзгөчө болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын ГПК-нин 261-ст. жана Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 27-1-ст. 1-б. ылайык юридикалык жактын же жеке ишкердин же болбосо финанссы-кредиттик мекеменин банкроттугу (кудуретсиздиги) жөнүндө иштер **карызкордун жайгашкан жери боюнча райондор аралык соттор тарабынан каралат.**

Мурункудан айырмаланып, 1997-жылдын редакциясындагы Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө Мыйзам райондор аралык сотко карызкорду банкрот деп табуу жөнүндө арыз менен кайрылуу укугун гана эмес, бирок кээ бир учурларда аныкталган мөөнөттө мындай аракеттерди жүргүзүү милдетин да көрсөткөн.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 9-2- статьясында, **карыз тарап – юридикалык жак же жеке ишкер сотко ылайыктуу арызды жиберүүгө милдеттүү** учурлардын тизмеси камтылган:

- эгерде бир же бир нече кредиторлордун талаптарын канааттандыруу, акчалай милдеттенмелерин жана (же) бюджетти жана бюджеттен

- тышкаркы фондуларды кошо алганда, башка кредиторлорго милдеттенмени толук аткарууга мүмкүн болбой калууга алып келсе;
- эгерде карыз тарап акчалай милдеттенмелерди жана (же) бюджетти жана бюджеттен тышкаркы фондуларга милдеттүү төлөмдердү төлөө боюнча милдеттенмелерди толук аткарууга жөндөмсүз болсо же ошондой абалга жете турган болсо;
 - карыз тараптын уюштуруу документтерине ылайык карыз тарапты жоюу жөнүндө чечим чыгарууга ыйгарым укуктуу орган тарабынан же карыз мамлекеттик ишкананын мүлкүнүн ыйгарым укуктуу катышуучу тарабынан банкрот катарында жоюу жөнүндө чечим кабыл алынса;
 - эгерде төлөөгө жөндөмсүз юридикалык жакты жоюуда кредиторлордун талаптарын толугу менен канаттандырууга мүмкүнчүлүгү жоктугу аныкталса (ушул Мыйзамдын 16-ст.);
 - ушул Мыйзамда каралган башка учурларда.

Эгерде, юридикалык жакты жоюуну жүргүзүүдө кредиторлордун талаптарын толук өлчөмдө канаттандыруу мүмкүн эместиги аныкталса, мындай милдет карыз тараптын, жоюу комиссиясынын (жоюучуга) жетекчисине жүктөлгөн.

Карыз тарапка арызды милдеттүү берүү учун тиешелүү жагдайлар пайда болгон күндөн баштап бир ай берилет.

Мында, карыз тараптын иш боюнча соттук чыгымдарды төлөөгө жетиштүү мүлкүнүн жоктугу сот тарабынан банкроттук жөнүндө ишти козгоо учун тоскоол болуп саналбайт.

Банкроттук жөнүндө иштерди кароо катышуучулардын өзгөчө курамы менен мүнөздөлөт. Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы ишти кароодогу катышуучуларды эки тайпага бөлөт:

- **банкроттук жөнүндөгү иште катышуучу жактар (арыз берүүчү, карыз тарап, кредитор же кредиторлор, кызықдар жактар (акционерлер, катышуучулар, пайщиктер);**
- **банкроттук жөнүндөгү иштин процессинин катышуучу жактары (администратор, эксперттер, котормочулар, күбөлөр, мыйзам тарабынан көрсөтүлгөн учурларда башка жактар).**

Райондор аралык соту банкроттук жөнүндө иштерди кароодо жарандык процесстик мыйзамдын далилдер жөнүндө негизги принциптерин жана жоболорун колдонот: далилдердин тийиштүүлүгү жана жол берилгендиги, изилдөөнүн түздөн түздүгү, мурда аныкталган юридикалык фактылардын преюдициалдык мүнөзү.

Чечимди кабыл алууда сот Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын ГПКси тарабынан көрсөтүлгөн маселелерди чечет.

Мындан сырткары, сот иш үчүн олуттуу мааниси бар томөнкү жагдайларды аныкташы керек:

- арыз берүүчүнүн ушул Мыйзамдын 27-2-статьясына ылайык карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арыз берүүгө укугунун бар же жок экендигин;
- карыз тарап банкроттук процессине туура келүүчү субъекти болуп санала тургандыгын;
- банкроттук белгилерин аныктоо үчүн ушул Мыйзамдын 9-1 жана 11-статьяларында белгиленген талаптарга карыз өлчөмдөрүнүн туура келе тургандыгын;
- талап келип чыккан кредиторго карыз тараптын милдеттенмеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына же тараптардын келишимине жооп бере тургандыгын;
- арыз берүүчүнүн талаптарынын негиздүүлүгүн аныктоого тийиш.

Банкроттук жөнүндө ишти кароонун жыйынтыгы боюнча чыгарылган Райондор аралык соттун чечими таризи жана мазмуну боюнча Кыргыз Республикасынын ГПК-нин 202-ст. тарабынан каралган талаптарга ылайык келүүсү зарыл.

Карыз тарапты банкрот деп табуу чечими томөнкү көрсөтмөлөрдү камтууга тийши:

- карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө;
- банкроттук процессинин жол-жобосун дайындоо жөнүндө.

Мында райондор аралык соту администраторду дайындоо жөнүндө маселени кароого укуктуу эмес.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамы биринчи инстанциялык соттун чечими банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органга ал кабыл алынган күндөн тартып беш күндүк мөөнөттө атайын администраторду дайындоо маселесин чечүү үчүн жиберилет.

Карыз тарапты - жекече ишкерди банкрот деп табуу жөнүндө соттун чечиминде карыз тарапты жекече ишкер катары каттоо күчүн жоготту деп табылгандыгы тууралу көрсөтмө болууга тийиш.

Атайын уруксаттын же лицензиянын негизинде иш жүргүзүүчү карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө соттун чечиминде атайын уруксаттын же лицензиянын алып коюлгандыгы (иш-аракети токтолулгандыгы) тууралу көрсөтмө болууга тийиш.

5. АТАЙЫН АДМИНИСТРАЦИЯЛОО

Атайын администрациялоо – карыз тарапка карата колдонуучу банкроттук процессинин жол-жобосу.

Карыз тарап – юридикалык жакка карата атайын администрациялоо **соттук же соттон тышкаркы тартипте** жүргүзүлүшү мүмкүн.

Карыз тарап – жеке ишкерге карата атайын администрациялоо **соттук тартипте** гана колдонулат.

Атайын администрациялоонун усулдары болуп **жоюу же юридикалык жакты реструктуризациялоо жана жеке ишкердин банкроттугу**.

Атайын администрациялоо жол-жобосу атайын администраторду дайындоону, кредиторлордун кызыкчылыгында үчүнчү тараптарга жоюулучу массага кошулган карыз тараптын активдерин сатууну (ажыратууну) жана юридикалык жактын же жеке ишкердин ишкердик ишин токтотулушун карайт.

Жоюу - атайын администрациялоо жол-жобосунун усулу, ал кредиторлордун кезегине жараша алардын талаптарын канаттандыруу максатында жоюучу массага кирген карыз - юридикалык жактын бардык активдерин алып коюуну жана ажыратууну карайт.

Жоюуну атайын дайындалган адам - атайын администратор (жоюучу) жүргүзөт. Мында атайын администратор (жоюучу) ушул Мыйзамда жана башка мыйзам актыларында караптадын укуктарды пайдаланат жана милдеттерди көтөрөт.

Жоюу аяктагандан кийин карыз тараптын иши токтотулат жана ушул Мыйзамдын талаптарына ылайык юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине анын каттоосун жоюу жөнүндө жазуу киргизилет.

Карыз тараптын жоюулушу укук мураскорчулугуна алып келбейт.

Карыз тарапты атайын администрациялоодо жоюу ар кандай баскычта белгиленген тартипке ылайык ушул Мыйзамда караптадын процедурага айлантылыши мүмкүн.

Карыз тарапты жоюу мөөнөтү **он эки айдан** ашпайт. Атайын администратордун өтүнүүчү боюнча зарыл учурларда бул мөөнөт сот же кредиторлордун чогулушу менен (соттук эмес тартипте) **алты айдан көп эмес мөөнөткө** узартылыши мүмкүн. Жоюу мөөнөтүн узартуу жөнүндө сот аныктама чыгарат, **ал даттанылыши мүмкүн**.

Реструктуризациялоо - атайын администрациялоо процедурасынын ыкмасы, ал кредиторлордун таламдарында кийин сатуу үчүн карыз тараптын активдеринин базасында бир жаңы же бир канча юридикалык жакты түзүүнү карайт.

Реструктуризациялоо өндүрүштү же карыз тараптын өндүрүшүнүн бөлүгүн сактап калуунун майнаптуу каржаты болуп саналат, жана төмөнкү аракеттерди өзүнө камтыйт:

- 1) жаңы бир же бир нече юридикалык жакты түзүү;
- 2) жаңы жакка же жаңы юридикалык жактарга өтүмдүү жана өндүрүш үчүн керектүү активдерди өткөрүп берүү; жаңы юридикалык жакка талаптуу болбогон же өтүмдүү болуп саналбаган активдер, мүмкүнчүлүк боюнча, өз алдынча сатылууга тийиш;
- 3) эгерде атайын администратор алар керектүү деп эсептесе, жаңы жакка же жаңы юридикалык жактарга карыз тараптын айрым же бардык жумушчуларын өткөрүп берүү;
- 4) жаңы жакка же жаңы юридикалык жактарга карыз тараптын карыздары өткөрүлүп берилбейт;
- 5) жаңы юридикалык жакты сатуу жөнүндө кулактандырууну жарыялоо жана анын кийинки сатылышы;
- 6) Мыйзам менен аныкталган кезегине ылайык кредиторлордун арасында (күрөө менен камсыздалган кредитордун талаптары жана банкроттук процесстин чыгымдары төлөнгөндөн кийин) жоюлуучу массаны бөлүштүрүү;

Реструктуризациялоо максатында түзүлгөн жаңы юридикалык жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдары уруксат берген ар кандай уюштуруучулук укуктук түрдө коммерциялык уюмдар үчүн уюштуруулушу мүмкүн. Жаңы юридикалык жакты уюштурууда жана каттоодо атайын администратор уюштуруучу катары аракеттегенет. Жаңы юридикалык жактын уюштуруу документтеринде бул тууралу белги болууга тийиш.

Жаңы юридикалык жак же жактар атайын администратор тарабынан жаңы юридикалык жакка же жактарга өткөрүп берилген карыздардан жана активдерден тышкary, карыз тараптын карыздары менен активдери боюнча, бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фонддорго милдеттүү төлөмдөрдү камтуу менен, карыз тараптын укук мурастоочусу болуп эсептелбейт, ошондой эле, атайын администратор тарабынан карыз тараптан жаңы юридикалык жакка карыздар менен активдер атайы берилгенде өткөрүлүп берилбей калган карыздар жана активдер эски ишканада калышат.

Атайын администратор тарабынан жаңы юридикалык жакка өткөрүп берилбegen активдер жана карыздар карызкордун өзүндө калат.

Сот органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын кошкондо, мамлекеттик органдар карыз тараптын карызын төлөө үчүн

жаңы юридикалык жактын активдерин, анын ичинде акча каражаттарын алып коюуга укуксуз болушат.

Карыз тарапты реструктуризациялоонун алкагында анын лицензиялары, соода маркалары жана автордук укуктары жаңы түзүлгөн юридикалык жакка карыз тарапка берилген шарттарда эле өткөрүп берилет.

Реструктуризациялоо усулун колдонууда атайын администратор бөлүштүрүү баланс же өткөрүп берүү актысын түзбейт жана мындай документтерди юридикалык жактарды бирдиктүү мамлекеттик тизмеде каттоодон өткөрүүнү ишке ашыруучу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин органдарына жибербейт.

Атайын администратор, эгерде ал кайра уюштуруу усулун колдоно турган болсо, жогоруда көрсөтүлгөн аракеттерди аткарууга милдеттүү, анткени анын жыйынтыгында жаңы юридикалык жак, жок дегенде, карыз тараптын жарым жартылай укук мурастоочусу болуп эсептелет.

Карыз тараптын активдерин өткөрүп берүүнүн максаты жаңы түзүлүп жаткан юридикалык жактын (же жактардын) уставдык капиталына салым катары кошуу болуп саналат.

Атайын администратор жаңы юридикалык жактын (жактардын) укуктук-уюштуруу таризин тандоого милдеттүү. Эгерде, башкага маанилүү негиздер жок болсо, ал юридикалык жакты төмөнкү түрдө түзүүгө тийиш:

- а) жоопкерчилиги чектелген коом (ЖЧК);
- б) жабык типтеги акционердик коом (ЖТАК);
- с) ачык типтеги акционердик коом (АТАК).

Жаңы юридикалык жактын (жактардын) уюштурууда жана каттоодо атайын администратор жалгыз уюштуруучу (катышуучу) катары аракеттенет. Ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уюштуруу документтерин даярдоого жана жаңы юридикалык жакты каттатууга милдеттүү.

Жаңы юридикалык жактын уюштуруу документтери атайын администратор жалгыз уюштуруучу (катышуучу, акционер) болу эсептөлээри жана ал атайын администратор катары сатуу максатында аракеттенээри жөнүндө көрсөтмөлөрдү камтууга тийиш.

6. АТАЙЫН АДМИНИСТРАТОР

Атайын администратор (жоуюучу) - соттун чечиминин негизинде ыйгарым укуктуу орган - банкроттук жөнүндө иштер боюнча Департамент тарабынан, же кредиторлор чогулушу тарабынан дайындалган жана карыз тарапты атайын администрациялоону өткөрүүгө жооптуу администратор.

Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкери, Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жак же болбосо өз ишин жеке ишкер катары жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын жараны **администратор** боло алат.

Банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкерлери администратор болуп саналган учурлардан тышкary, жеке ишкер же юридикалык жактын жетекчisi болуп саналган администратордун ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы болууга тийиш. Лицензияны алуу үчүн тийиштүү квалификациясы болуш керек. Лицензиясы жок администратор катары ишкердикти алыш барган жак Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

Лицензиялар берилиши мүмкүн эмес, ал эми берилген лицензиялар чакыртып алынууга жатат, эгерде:

- жак мамлекеттик бийлик жана башкаруу, же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, же Кыргыз Республикасынын сот органдарында иштесе;
- иш жана (же) башка адамдардын мүлкүн башкаруу боюнча иш жүргүзүүгө чектөөсү бар адам;
- жактын мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган же алынбаган соттуулугу бар болсо.
- жак аны дайындалған мезгилге чейин беш жыл ичинде жеке ишкер катарында банкрот деп табылган болсо.

Администратор катарында ишкердикти жүргүзүүгө лицезиясы бар жак, кээ бир учурларда, администратор болуп дайындалышы мүмкүн эмес, мындай учурлар болуп аны менен карыз тараптын ортосунда же аны менен башка кредитордун ортосунда **кызыкчылыктардын чыр-чатағынын** бар болушу эсептелет.

Администратор кызматына талапкер жак, төмөнкү учурларда администратор катары дайындалышы мүмкүн эмес, эгерде ал:

- Карыз тараптын кредитору, дебитору, катышуучу (уюштуруучу, акционер, мүчө ж.б.), төлөөгө жөндөмсүз карыз тараптын жетекчisi же төлөөгө жөндөмсүз карыз тарап менен бүтүрүлбөгөн бүтүмдүн тарабы болсо;
- банкроттук процесси башталганга чейинки жылдын ичинде катышуучу (уюштуруучу, акционер, мүчө ж.б.), же төлөөгө жөндөмсүз карыз тараптын жетекчisi болуп саналган адам;
- жогоруда көрсөтүлгөн адамдардын жакын туугандары. Жакын туугандары деп балдары, жубайы, ата-энеси, чоң атасы менен чоң энеси, тайатасы менен тайэнеси, ага-инилери менен эже-карындаштары, анын ичинде жубайы жактан (КР ГК-нин 1142-1144-ст.ст. Мыйзам боюнча

биринчи, экинчи, үчүнчү кезектеги мураскорлор катары көрсөтүлгөн жактар).

- мамлекеттик органда (банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын кызматкерлерин кошпогондо), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген адам;
- иш жана (же) башка адамдардын мүлкүн башкаруу боюнча иш жүргүзүүгө чектөөсү бар адам;
- жоюлбаган соттуулугу бар адам;
- банкрот болгон учурдан тартып беш жыл өткөнгө чейин банкроттук негиздер боюнча жеке ишкөр катары ишин токтоткон адам;
- банкроттукка байланыштуу чарба жүргүзүүчү субъекттин иши токтотулган учурдан тартып беш жыл өткөнгө чейин чарба жүргүзүүчү субъекттин жетекчиси болуп саналган адам.

Администратор:

- соттук чечимдин негизинде банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган (эгерде банкроттук процесси сот тартибинде жүргүзүлсө), тарабынан;
- кредиторлор чогулушу (соттон тышкаркы тартипте) тарабынан **дайындалат**.

Бир нече талапкер болгон учурда администратор *конкурстук негизде дайындалат*.

Конкурсту өткөрүү шарттары, мөөнөттөрү жана тартиби администраторду дайындоого жооптуу органдар тарабынан аныкталат.

Администраторду анын макулдугусуз дайындоого тьюу салынат.

Администратор кызматына талапкерлердин ар бири бул кызматка барууга болгон өзүнүн каалоосун тастыктоосу зарыл жана күтүлүүчү сый ақынын өлчөмүн (сый ақынын өлчөмү Мыйзам менен аныкталган сый ақынын максималдуу өлчөмүнөн ашырылбашы керек) көрсөтүү менен өзүнүн квалификациясынын жана тажрыйбасынын далилдерин аны дайындоого жооптуу органга бериши керек.

Администраторду дайындоого жооптуу органдын тандоосу боюнча бул маалыматтар *жазуу же оозеки түрүндө* берилет.

Администраторду дайындоого жооптуу орган *кощумча маалымат* алууга укуктуу.

Карыз тараптын банкроттук процессин соттук тартипте жүргүзүүдө карыз тарапты банкрот деп табуу жана банкроттук процесстин жол-жоболорун дайындоо жөнүндө соттун чечиминде, Мыйзамдын 27-21-ст. ылайык

камтылуучу көрсөтмөлөрдөн башка, **администратордун сыйлоонун өлчөмү**, администратор аны менен макул, тиешелүү көрсөтмөлөр камтылуусу зарыл. Мыйзамдын 73-1-ст. ылайык сыйлоонун өлчөмү сот тарабынан бекитилет.

Ордунда жок карыз тараптын же болбосо активдери жетишсиз чарба жүргүзүүчү субъекттердин банкроттук жол-жоболорун камсыз кылуучу атайын администраторго төлөөлөрдү кошпогондо, атайын администраторго учурдагы (ар бир айлык) төлөөлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акынын жыйырма минималдуу өлчөмүндө жүзөгө ашырылат. Ордунда жок карыз тараптын же болбосо активдери жетишсиз чарба жүргүзүүчү субъекттердин банкроттук жол-жоболорун камсыз кылуучу атайын администраторго төлөөлөр 73-1-ст. каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

Активдер жетишсиз болгон учурда атайын администратор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген минималдуу эмгек акынын он ставкасынын өлчөмүндө бир жолу берилүүчү сыйакы алат. Бул сумма банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын адистештирилген фондунан төлөнөт.

Атайын администратор официалдуу түрдө **банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын тиешелүү буйругу** чыгарылган учурдан баштап дайындалган болуп эсептелинет.

Эгерде, администратор **өзүнүн милдеттерин аткарууну токтотууну** каалаган учур болсо, анда ал аны администратор катарында дайындаған органды жазуу түрүндө маалымдоого милдеттүү.

Кредиторлордун чогулушу менен дайындалған администратор, кредиторлордун чогулушун чакыртууга жана чогулушта өзүнүн отставкасын билдириүгө укуктуу.

Администраторду дайындаған орган, отставка тууралуу билдириүүнү алгандан, кийин 7 күндүн ичинде башка администраторду дайындоого милдеттүү.

Мыйзамдын 71-ст. ылайык атайын администратордун негизги милдети карыз тараптын активдеринин сакталышын камсыз кылуудан башка, анын алгачкы финанссылык абалына талдоо жүргүзүү болуп саналат.

Карыз тараптын финанссылык абалына талдоо сот чыгымдарын, атайын администратордун маянасына төлөнүүчү чыгымдарды жабуу үчүн ага таандык активдердин (күрөө предмети болуп саналган активдерден калгандарынын) жетиштүүлүгүн, ошондой эле карыз тараптын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн аныктоо максатында жүргүзүлөт.

Алгачкы финанссылык абалына талдоо мүмкүн болушунча тезирээк даярдалууга тийиш жана толук болушу милдеттүү эмес.

Эгерде, администратор активдери жетишииз же банкроттук процесстин чыгымдарын жабууга жетиштүү эмес болуп калышы мүмкүн деген тыянакка келсе, анда ал аны дайындаган органга бул жөнүндө кечикириүүсүз билдириүүгө тийиш, аны дайындаган органга активдердин жетишиздигине карата өзүнүн тыянактары жөнүндө маалымат берет, жана ал органга өзүнүн пикирин айтат.

Аны дайындаган орган төмөнкү чечимдердин бириң кабыл алууга укуктуу:

1. тийиштүү процесстин же жол-жобону токтотуу жана атайын администраторду өзүнүн милдеттерин аткаруудан бошоттуу;
2. Мыйзам менен карапган кээ бир милдеттерден атайын администраторду бошоттуу боюнча шарттарды кошуу менен тийиштүү процесстин же жол-жобону улантуу жөнүндө жана аны улантуунун шарттарын аныктоо, мисалы, активдерди сатуу жөнүндө кулактандыруууну жарыялоо боюнча милдетинен.

Атайын администратор, кайсы-бир кредитор кезектүүлүккө болгон өзүнүн укугунан баш тарткан учурлардан сырткары, Мыйзам тарабынан аныкталган, **кезектүүлүкту сактоо** милдетинен бошотулушу мүмкүн эмес.

Карыз тараптын **активдердин жетишиздиги учурунда** атайын администратор, аны атайын администратор катарында дайындаган орган аны банкроттук процесстин чыгымдарын төлөөдөн бошоткон шартта, атайын администрациялоо жол-жобосун улантуусу мүмкүн.

Атайын администратор банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган же кредиторлордун чогулушу тарабынан дайындалганына карабастан, **атайын администратор өзүнүн дайындалганы жонундө кулактандырууну жарыялоого жооптуу.**

Эгерде, кулактандырууну жарыялоо мезгилиnde атайын администратордун сыйлоосун төлөө үчүн каражат (карьз тараптын активдерин сатуудан) жетиштүү экени белгисиз болсо, атайын администратор, ошого карабастан, белгиленген тартипте кулактандырууну жарыялоого тийиш.

Атайын администратордун кулактандыруусу, респубикалык гезиттердин жана карыз тараптын чарбалык ишкердигин жургүзгөн орду боюнча **областтык же жергиликтуу гезиттин** биринде атайын администратор деп шайлоо тууралуу чечим кабыл алынган қундөн баштап 5 календарлык қундөн кечикирилбестен, бир жолу жарыяланат.

Эгерде, атайын администратор **банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан** дайындалган болсо, анда атайын администратор кулактандырууну жарыялоого милдеттүү, анда аны дайындоо жөнүндө гана эмес, кредиторлордун чогулушунун чакырылыши жөнүндө да маалымат көрсөтүлүүгө тийиш. Кредиторлордун чогулушун өткөрүү тууралуу кулактандыруу атайын администраторду дайынdagандан кийин 5 күн ичинде жарыяланууга тийиш жана кулактандыруу жарыяланган датадан кийин 21 күндүн ичинде өткөрүлүүгө тийиш. Кредиторлордун чогулушу башка атайын администраторду тандоого укуктуу.

Кредиторлорго атайын администрациялоо жол-жобосун жүргүзүү жөнүндө, кредиторлордун укуктары тууралуу маалыматты жеткирүү жана атайын администратордо бар болгон маалыматтын негизинде кредиторлордун суроолоруна жооп берүү **кредиторлордун чогулушунун негизги максаты.**

Кредиторлордун чогулушу сотко башка жол-жобону дайындоо жөнүндө өтүнүч менен кайрылууга укуктуу, мисалы, реабилитацияны же тынышуу макулдашууну. Чогулуш бул маселе боюнча добушка салууга жана кабыл алынган чечим жөнүндө маалымат берүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын жоболоруна ылайык сот кредиторлордун өтүнүчүн кароого укуктуу.

Атайын администратор дайындалган мезгилден баштап 5 күндүн ичинде юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди каттоону жүргүзгөн мамлекеттик органдарга карыз тараптын атайын администратору дайындалганы жөнүндө, аны дайынdagан убактысын жана датасын көрсөтүү менен маалыматты, мамлекеттик ресстрге тиешелүү жазууларды киргизүү үчүн, билдириүүгө милдеттүү.

Атайын администратор дайындалган мезгилден баштап 5 күндүн ичинде банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органга карыз тараптын толук атын (аталышын) жана юридикалык дарегин, атайын администратордун толук атын, анын лицензиясынын маалыматтарын, атайын администратор катары ал квалификациясынан ажыратылбаган фактысын тастыктоону, ошондой эле, анын дарегин, телефонунун жана фактын (бар болсо) номерин билдириүү менен кулактандыруунун көчүрмөсүн бул органга жиберүүгө милдеттүү.

Банкроттук жөнүндө иштер боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалган атайын администратор, дайындалган мезгилден баштап 5 күндүн ичинде сотко кулактандыруунун көчүрмөсүн берүүгө тийиш. Ошондой эле, атайын администратор, ал тарабынан банкроттук жөнүндө

иштер боюнча мамлекеттик органга берүүгө тийиш болгон маалыматтын баарын сотко берүүгө тийиш.

Атайын администратор төлөөгө күдүретсиз - карыз тараптын карызкору болуп саналышкан жактардан карыздарды өндүрүү боюнча чараларды, төмөнкү эрежелерди сакто менен, көрүүгө укуктуу:

1. атайын администратор карызкорлор өздөрү карызды мөөнөтүнөн эрте төлөөгө мақул болушкан учурларды кошпогондо, карызкорлордон карызды мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылууга укугу жок, б.а. келишимде көрсөтүлгөн төлөө мөөнөтүнөн эрте;

2. эгерде карызкорлор өздөрүнүн карыздарын төлөөгө мақул болушса атайын администратор аларга арзандатууларды сунуштоого укуктуу. Мындай арзандатуу эрте төлөмдөр жүргүзүлүп жаткан периодко карата жана такталган периодко коюлган стандарттык рыноктук проценттик ставкалар боюнча (мисалы, ГКО боюнча төлөнүүчү проценттик ставкалар) колдонулат;

3. эгерде белгиленген мөөнөттөрдө карызкорлор карыздарын төлөшпөсө, анда атайын администратор мындай карыздарды төлөөнүшүн камсыздай турган тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттүү, анын ичинде:

4. карызкорлорго карата банкрот-карый тарап өндүрүүнү кайсы бир камсыздоого айлантууга (күрөө, кепилчилик (кепил), карман калуу ж.б.) укугу бар;

5. сотко доо коюу жолу менен карызды өндүрүү;

6. карызкорлорго каршы банкроттук процессин козгоо;

7. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келген башка чараларды кабыл алуу;

8. Мыйзамдын 66-ст. 1-п. ылайық, карызды өндүрүү жөнүндө сотко доо коюуда атайын администратор мындай учурларга белгиленген мамлекеттик алымды төлөбөйт.

Банкроттук тууралуу ишти кароодо Мыйзамдын 65-ст. 4-пунктуна ылайык атайын администратор атайын администрациялоо процедурасы колдонулуп жаткан карыз тараптын бирден-бир мыйзамдуу өкүлү болуп саналарын жана **атайын администратор дайындалган мезгилден баштап банкрот-ишкананын жетекчиси кызматынан четтетилет жана карызкордун иштерин башкаруу толугу менен атайын администраторго жүктөлөрүн билүү** керек.

Ошентип, өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде сотко кайрылууда атайын администраторго сотто ишти жүргүзүүгө башка эч кандай далилдер талап кылынбайт.

Атайын администрациялоо жол-жобосунун башталышында **карызкордун жетекчисин** кызматынан **четтетүү** аны карызкордун мүлкү менен башкаруу жана тескөө боюнча иш милдеттерин аткаруудан четтетүүнү

түшүндүрөт жана карызкордун жетекчисин карызкорду банкрот (кудуретсиз) деп табуу жөнүндө биринчи инстанциялык соттун чечимине же аныктамасына, апелляциялык инстанциядагы соттун апелляциялык чечимине келтирилген апелляциялык даттанууга же кассациялык даттанууга кол коюу укугун жокко чыгарбайт.

6.1. Атайын администратордун аракеттерин даттануу

Банкроттук процессинин жол-жобосу башталган жана атайын администратор дайындалган мезгилден баштап, атайын администрациялоо процедурасы колдонулуп жаткан карыз тараптын бирден-бир мыйзамдуу өкүлү болуп атайын администратор санала турганын эсепке алуу керек.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын талаптары атайын администратор тарабынан бузулган учурда атайын администратордун аракеттери, банкроттук процессин контролдогон сотко (банкроттук жол жобосу соттук тартипте жүргүзүлгөндө) кредиторлор тарабынан даттанышы мүмкүн.

Банкроттук жол жобосу соттук эмес тартипте жүргүзүлгөндө атайын администратордун аракеттери тиешелүү райондор аралык сотко даттанышы мүмкүн.

Банкроттук жол жобосу соттук тартипте жүргүзүлгөндө кредитордун (кредиторлордун) атайын администратордун аракеттерине келтирилген арыз мурда сот тарабынан караган банкроттук (кудуретсиздик) тууралуу иштин алкагында каралат.

7. ТЫНЫШУУ КЕЛИШИМИ

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 105-ст. ылайык **сот тартибинде банкрот ишинин каалаган учурунда** карыз тарап жана кредитор карыз тараптын милдеттенмелерин токтотууну, кредиторлордун бул милдеттенмелери боюнча карыз тарапка талаптарынын өлчөмүн азайтууну жана (же) аларды аткарууну кийинкиге калтырууну караган макулдашуу (тыныштуу келишиими) түзүүгө укуктуу.

Тынышуу келишими менен каралган укуктарды жана милдеттерди өзүнө алган, үчүнчү жактардын тынышуу макулдашуусуна катышуусуна мыйзам чыгаруучу жол берет.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 110, 112-ст.ст. талаптарын сактоо менен **тынышуу келишими сот тарабынан бекитилүүгө жатат**.

Тынышуу келишими аны бекиткен күндөн баштап күчүнө кирет жана бардык кредиторлор үчүн милдеттүү болуп саналат. Күчүнө кирген тынышуу келишимин аткаруудан бир тараптуу баш тартууга жол берилбейт.

Сотко бекитилүүгө келтирилген тынышуу келишими төмөнкү жоболорду камтууга тийиш:

- өлчөмдөр жөнүндө,
- мөөнөттөр жана
- карыз тараптын милдеттенмелеринин өлчөмү, аткаруу мөөнөтү жана тартиби жана (же) карыз тараптын милдеттенмелеринин карызды кечирүү, кечирүү акысын төлөө, милдеттенмени жаңыртуу жолу менен же болбосо граждандык мыйзамдар тарабынан каралган башка ыкмалар менен токтолулушу жөнүндө.

Тынышуу келишими биринчи жана экинчи кезектеги кредиторлордун карызы төлөнгөн шартта түзүлүшү мүмкүн.

Тынышуу келишиминин бекитилиши банкрот ишин жүргүзүү жана администраторлордун ыйгарым укуктарын токтолуу үчүн негиз болуп саналат. Тынышуу келишимин бекитүүдө сот *аныктама* кабыл алат.

Сот тарабынан *тынышуу келишимин бекитүүдөн баш тарткандык жөнүндө* чечим чыгарылган учурда, ал түзүлбөгөн болуп эсептелинет.

Тынышуу келишимин бекитүүдөн баш тарткандык жөнүндө сот тарабынан чечимдин чыгарышы жаңы элдешүү келишимин түзүүгө тоскоол болбойт.

Карыз тараптын, кредитордун арызы боюнча сот тарабынан тынышуу келишими **жараксыз** деп табылышы мүмкүн. Тынышуу келишиминин жараксыз деп табылышы карыз тарапка банкроттук жөнүндө иштер боюнча иш козгоону кайрадан баштоо үчүн негиз болуп саналат. Өндүрүштү кайрадан баштоо жөнүндө сот аныктама чыгарат.

Мурда түзүлгөн тынышуу келишимин аткарбаган же тийиштүү түрдө аткарбаган карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө иш козголгон учурда реабилитациялоо жана санация ишин жүргүзүү колдонулбайт.

Тынышуу келишимин бекитүүдө, аныктаманын резолюциялык бөлүгүндө сот тынышуу келишиминин бардык шарттарын толук өлчөмдө кайталап көрсөтөт.

Соттук практикадан талкуулоо үчүн мисал:

Банкроттук жөнүндө талашты кароодо сот тарабынан «Мир» ЖЧК менен «Круиз» ЖЧКнун ортосунда тынышуу келишими бекитилген. Тынышуу келишиминин шарттары боюнча тараптардын карыздары өз ара чегерүү жүргүзүлгөн, иш боюнча өндүрүш токтомулган. Акырында «РИО» ЖЧКнун арызы боюнча карыз тарапка банкроттук жөнүндө иш козголгон жсана атыйн администратор дайындалган.

«РИО» ЖЧК тынышуу келишими кредитордун укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузат деп эсептеп, сотко «Мир» ЖЧК менен «Круиз» ЖЧКнун ортосунда түзүлгөн тынышуу келишимин жараксыз деп табуу жөнүндө кассациялык даттануу менен кайрылган.

Райондор аралык сотунун аныктамасы менен «РИО» ЖЧКнун тынышуу келишимин жараксыз деп табуу жөнүндө арызы боюнча иш боюнча өндүрүш токтомулган, анткени «РИО» ЖЧК жогоруда көрсөтүлгөн иш боюнча кредитор болуп саналбаган.

Тынышуу келишими туура түзүлгөнбү?

«РИО» ЖЧКнун даттануу бергенге укугу барбы?

8. ЖЕКЕ ИШКЕРДИН БАНКРОТТУГУ

Жеке ишкердин банкроттугу - төлөөгө жөндөмсүз карыз тарап - жеке ишкерди атайдын администрациялоо жол жобосунун жөндөмсүз карыз тарап – юридикалык жакты атайдын администрациялоо жол жобосунан **төмөнкү айырмачылыктары** бар:

- атайдын администрациялоо жол жобосу жүргүзүүдө жеке ишкерге "банкрот" деген термин колдонулушу мүмкүн;
- жеке ишкер соттун чечими боюнча гана банкрот катары таанылат. Соттук эмес тартиппе атайдын администрациялоо жол жобосу кредиторлордун чогулушу (жеке ишкердин макулдугу менен да) тарабынан козголушу мүмкүн эмес;
- жеке ишкер анын ишкердик ишине тиешеси жок (бирок, эгерде ал банкрот деп табылса, анда анын өздүк (жеке) карыздары боюнча кредиторлор банкроттук процесстин жүрүшүндө төлөө үчүн өздөрүнүн талаптарын берүүгө укуктуу) өзүнүн өзүмдүк (жеке) карыздары эмес, анын ишкердик иши менен байланышкан гана карыздарды төлөөгө жөндөмсүздүгүнөн банкрот деп табылышы мүмкүн;

- жеке ишкер өзүнүн банкроттугуна құнөөлү деп табылыши жана Мыйзамга ылайык сот тарабынан белгиленген мөөнөтке (дисквалификация мезгили) дисквалификацияланышы (ишкердик ишин жүргүзүүгө тыюу салынуу) мүмкүн;
- жеке ишкер анын ишкердик иши администратор тарабынан башкарылып жаткан мөөнөтке (дисквалификация мезгили) өзүнүн кредиторлорунун доо талаптарынан корголгон;
 - жеке ишкер өз банкроттугунда құнөөсүз деп табылыши мүмкүн (банкроттукка алыш келген жагдайларды кароодо, мисалы, мамлекетте каржылык кризис) жана бул учурда анын дисквалификацияланышы мүмкүн эмес (бирок анын активдери кредиторлорго анын карыздарын төлөө үчүн бары бир сатылууга жатат);
 - жеке ишкердин бардык активдерин ондүрүү мүмкүн эмес: аны (ошондой эле анын үй бүлөсүн, эгерде бар болсо) кармоо үчүн жетиштүү мүлктү жана каражаттарды калтыруу керек, бирок өндүрүүнү атайын администрациялоо жол жобосунун башталышында жеке ишкер ээлик кылган мүлктөргө гана эмес, дисквалификация мезгили убагында сатып ала турган (ала турган) мүлктөрүнө да айландырууга мүмкүн;
 - жеке ишкердин активдерин сатуудан алган каражаттардан анын карыздарын төлөп бүткөндөн кийин, жана дисквалификация мезгили (эгерде ал аныкталган болсо) өткөндөн кийин ал реабилитацияланган болуп эсептелинет (өзүнүн ишкердик карыздарынан төлөп кутулган жана ага жүктөлгөн бардык дисквалификациялык тыюулардан көз каранды эмес жана ошондуктан өзүнүн ишкердик ишин баштоого (улантууга) укуктуу, мисалы, жаңы өндүрүштү түзүү же директор катары иштөө);
 - жеке ишкерди кыянат банкрот деп тапкан учурда, атап айтканда, жети жылдын ичинде жекече ишкерди үч жолу банкрот деп таануу учурунда, ал андан узагыраак мөөнөтке дисквалификацияланышы мүмкүн.

Жеке ишкердин банкроттугу, аны банкрот деп табуу жөнүндө соттун чечими күчүнө киргендөн жана атайын администратор дайындалгандан кийин башталат.

Атайын администратордун ролу, юридикалык жактын атайын администраторунун ролундай эле болуп саналат. Мында **төмөнкү өзгөчөлүктөрдү** эсепке алуу керек:

- атайын администратор өзүнүн иш-милдеттерин төмөнкүлөр бүтүрүлгөнгө чейин ишке ашырат;
- банкроттун активдерин сатууга жана кредиторлордун талаптарын канбааттандырууга;
- дисквалификация мезгилине, банкрот тарабынан анын дисквалификациялоо шарттарын сактаганын камсыздоого жана өндүрүүнү бул мезгилде сатып ала турган (ала турган) мүлкө (акчалай каражаттарга) айландырууга мүмкүнчүлүккө ээ болууга;

- атайын администратор банкротту атайын администрациялоо башталгандан кийинки мезгилден дисквалификациялоо мезгили аяктаганга чейин кредиторлордун мыйзамсыз талаптарынан коргоо боюнча өзгөчө рол ойнойт;
- атайын администратор өндүрүүнүү банкроттун бардык мүлкүнө айландашууга укуктуу эмес;
- атайын администратор, банкрот-жеке ишкердин активдери банкроттук процесстин чыгымдарын төлөө үчүн жетиштүү экенин билүү үчүн токтоосуз банкрот-жеке ишкердин активдеринин талдоосун өткөрүүгө милдеттүү; эгерде активдер жетишсиз болсо, анда атайын администратор өзүнүн атайын администратордук милдеттерин алыш таштоо жана ишкердикти бүтүрүү жөнүндө сотко кайрылууга укуктуу; сот тарабынан мындай чечим чыгарылган учурда дисквалификация мезгилиnde атайын администратордун ишкердигин жана милдеттерин банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан аткарылат.

Кредиторлор атайын администраторго төмөнкү талаптарды коюуга укуктуу:

1. бул ишкердик иши анын банкрот деп табылышына себеп болбогон учурда дагы, банкроттун ишкердик ишти аркалаган процессте пайда болгон карыздарды төлөө боюнча;

2. банкроттун өздүк (жекече) карыздарына (ишкердик ишине эч кандай тиешеси болбогондор, мисалы, алименттерди төлөө боюнча).

Эгерде өздүк (жекече) карызын төлөө боюнча талабы бар кредитор:

- атайын администраторго талабын койбосо, анда бул кредитор, Кыргыз Республикасынын ГК менен белгиленген доонун эскирүү мөөнөтүнүн эрежелерин сактоо менен, өзүнүн карызын банкроттук процесс аяктагандан кийин (же дисквалификация мезгили бүткөндө) жеке ишкерден талап кылыш алууга укуктуу.

- атайын администраторго талабын койсо, анда мындай талап Мыйзамдын 87-ст. аныктаган тиешелүү кезеги менен төлөнөт; эгерде банкроттун активдеринин жетишсиздигинен кайсы бир талаптын бөлүгү канаттандырылбай калса, анда бул бөлүк дисквалификация мезгилиниң аягында төлөнөт.

- Эгерде банкроттун ишкердик ишти аркалаган процессте пайда болгон карызды төлөө боюнча талабы бар кредитор, атайын администраторго талабын койбосо, анда бул кредитордун талабы дисквалификация мезгилиниң аягында төлөнөт.

Атайын администрациялоо жол жобосу башталгандан кийин кредиторлорго банкротко же анын үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнө карыздарды төлөп бер деген талабы менен кайрылууга тыюу салынат. **Кредиторлор атайын администраторго гана кайрылууга тийиш.**

Зарылдык болгондо атайын администратор кредиторлордун талап кылууларынан банкротту коргоо боюнча тиешелүү чараларды көрүү өтүнүчү менен сотко кайрылууга укуктуу.

Жеке ишкер өзүнүн карыздары боюнча чектелген жоопкерчилик тартпайт. Банкроттун бардык активдерине, анын ишкердик ишине тикелей тиешеси жок мүлктөрү да, башка юридикалык жактарда (граждандык мыйзамдар менен чыгарыла тургандардан башкасы) бар болгон кайсы бир акциялары же үлүштөрү да кошуулуп, кредиторлордун талаптарын канаттандыруу үчүн өндүрүгө айландырылышы мүмкүн, эгерде Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын жоболору менен башкасы белгиленбесе.

Өндүрүү айландырылууга мүмкүн болгон мүлктөр төмөңкүлөргө бөлүнөт:

1. "алгачкы мүлк" - банкрот атайын администрациялоо жол жобосунун башталган мезгилинде ээлик кылган мүлк;
2. "экинчилик мүлк" – банкрот тарабынан, атайын администрациялоо жол жобосу башталгандан кийин жана жол жобо аяктаганга же дисквалификация мезгилинин (эгерде белгиленген болсо) аякташына чейин, сатып алынган (алынган) мүлк.

Кыргыз Республикасынын ГПК-си жана башка мыйзамдар менен өндүрүү айландырылууга мүмкүн болгон мүлктүн тизмеги аныкталган.

Банкроттун үй-бүлө мүчөлөрү, ишкер өнөктөштөрү же достору ээлик кылган мүлккө өндүрүү айландырылышы мүмкүн, эгерде атайын администратор бул мүлк мурда банкротко тиешелүү болгонун жана ал аны менен жеке ишкер катары төлөөгө жөндөмсүз болгондон кийин тескегенин, жана атайын администратор бул мүлктү талап кылууга укуктуу экенин же ал үчүн компенсация төлөй турганын далилдей алса.

Дисквалификациялоо мезгилинин ичинде **банкрот** атайын администраторго "экинчилик мүлктү" кошуп, кайсы бир активдер жөнүндө билдириүүгө **милдеттүү**.

Атайын администраторго банкрот, ошондой эле (оозеки же жазуу жүзүндө) бардык бул активдер, карыз милдеттенмелер тууралуу жана ишке тиешелүү башка маалыматтарды берүүгө милдеттүү.

Атайын администратор активдер менен башкаруу жана контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн, активдерге тиешеси бар болгон бардык документтерди жана материалдарды банкрот атайын администраторго берүүгө милдеттүү.

Дисквалификациялоо мезгилинин ичинде төмөнкү жоболор колдонулат:

- Атайын администратор банкроттун, анын ишкердик иши тууралуу, жападан жалгыз өкулү болуп саналат, бирок банкрот өзүнө жана үй-бүлөсүнө керектүү (азык-түлүктөрдү, керектүү товарларды алуу, электр, газ ж.б. керектүү кызматтар үчүн төлөө ж.б.) бүтүмдөрдү (келишимдерди) түзүүгө өзүнүн укук жөндөмдүүлүгүнөн жана аракетке жөндөмдүүлүгүнөн ажыратылбайт, банкротко атайын администратордон мындай бүтүмдөрдү (келишимдерди) түзүү үчүн уруксат алуу керек эмес, бирок атайын администратор банкрот тарабынан жүргүзүлгөн төлөмдүн булагын жана көрсөтүлгөн чыгымдардын керектүүлүгүн текшерүүгө укуктуу;
- банкрот өндүрүү айландашууга мүмкүн эмес активдер менен ээлик кылууга, колдонууга жана тескөөгө, ошондой эле мындай активдерди сатуудан алган каражаттарды өзүнүн жеке муктаждыгы үчүн (атайын администратордун уруксаты жок) колдонууга укуктуу;
- банкротко ишкердик иши менен алектенүүгө тыюу салынат, мисалы, ал кайсы бир юридикалык жакка инвестиция салууга укугу жок же анын катышуучусу болууга (эгерде кандайдыр бир ыкма менен акцияларды же үлүштөрдү кайсы бри юридикалык жактан сатып алса, анда мындай акцияларга же үлүштөргө атайын администратор тарабынан өндүрүү айландашылат) тыюу салынат;
- банкротко кайсы бир юридикалык жактын башкаруу оргнадарында жетекчилик орундарды ээлөөгө тыюу салынат. Ал директор (аткаруу же байкоочу) боло албайт же кайсы бир директорлорго көрсөтмө берүүчү абалда боло албайт, же юридикалык жактын каржыларына контролдоо же байкоо жүргүзө турган кайсы бир орунду ээлөөгө, же юридикалык жактын ишкердик стратегиясына же чечимине таасир бере албайт.
- Банкротко жогорудагы пунктка каршы келбegen жумушка, кызматка орношууга тыюу салынбайт; банкрот тарабынан үзгүлтүксүз алчу кайсы бир эмгек акысы, анын эмгек акысынын өлчөмү 15 минималдуу эмгек акыдан ашкан учурлардан башкасы, анын өздүк колдонуусуна калышы керек;
- банкротко андан акчалай каражаттарды төлөөнү же материалдык активдерди өткөрүп берүүнү талап кылган кайсы бир милдеттенмелерди өзүнө алууга, мындайды аткарғандан мурда ал бүтүм боюнча өзүнүн өнөктөшүн банкрот болуп саналганын эскерткен учурлардан башкасы, тыюу салынат; банкрот товарларды же кызматтарды сатып алууга келишимдерди эскертүүсүз түзүүгө укуктуу, эгерде ал товарлар жана кызмат үчүн алдын ала төлөсө.
- банкротко, ал аны шайлоочуларга (бардык шайлоо материалдарында же бардык өзүнүн сөз сүйлөөлөрүндө) дисквалификацияланган банкрот болуп саналганын билдирген учурлардан башкасы, шайлануучу кызматты ээлөөгө тыюу салынат;

- банкротко шайлануучу кызматка (эгерде башкасы мыйзам менен каралбаса) өзүнүн талапкерлигин коюуга тыюу салынбайт, бирок ал банкрот болуп саналганын шайлоочулар билиш үчүн маалыматты берүүгө милдеттүү; кызматка шайланган жак жана андан кийин банкрот болуп калса, өзүнүн ээлеген ордунан отставкага кетүүгө милдеттүү эмес, эгерде ал мындай кызматты ээлөөнүн алдында атайын шарт коюлган эмес болсо же мыйзам менен башкасы каралбаса.

9. ОРДУНДА ЖОК КАРЫЗ ТАРАПТЫН БАНКРОТТУГУ

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 125-ст. ылайык карыз тарап, эгерде ал өз иш-аракетин токtotсо жана карыз тарап жеке жак жок учурда иштей албай турган болсо (жеке ишкер, юридикалык жактын жетекчиси же катышуучусу) жана анын турган жерин алты айдын ичинде аныктоого мумкүн болбосо, **ордунда жок** деп эсептелет.

Ордунда жок карыз тарапты банкрот деп таануу жөнүндө **арызды берүүнүн кээ бир өзгөчөлүктөрү** бар. Ордунда жок карыз тарапты банкрот деп таануу жөнүндө арыз кредитордук карыздын өлчөмүнө карабастан кредитор (кредиторлор), банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик орган тарабынан берилиши мүмкүн.

Мында арыз берүүчү банкроттук жөнүндө мамлекеттик орган болуп саналган учурларды кошпогондо атайын администрациялоо жол-жоболорун финансылоо боюнча чыгымдарды, анын ичинде атайын администраторго сыйакы төлөөнү арыз берүүчү тартат. Атайын администрациялоо жол-жобосунун чыгымдарын финансылоо үчүн арналган акча каражаттары арыз берүүчү тарабынан банкроттук жөнүндө иштер боюнча мамлекеттик органдын адистештирилген фондунун эсебине котурулат.

Банкроттук процессинде карыз тарап (жетекчи, жеке ишкер же карыз тараптын катышуучусу) табылган учурда, атайын администрациялоо жол-жобосу менен байланышкан сарптоолор банкроттук жөнүндө ишти караган сот тарабынан карыз тараптан өндүрүлүшү мүмкүн.

Ордунда жок карыз тарапка карата соттук тартипте **атайын администрациялоо жол-жобосу гана** колдонулат.

Ордунда жок карыз тарапты банкрот деп таануу жөнүндө арыз берүү укугуна ээ жактар, аталган арызга карыз тарапты ордунда жок дегенге

мүмкүнчүлүк берүүчү жагдайлардын бардыгын тастыктаган документтерди тиркеши милдеттүү, атап айтканда:

- байланыш органынын карыз тарапка корреспонденцияны тапшырууга мүмкүн эместигин тастыктаган документи,
- салык органына салыктык отчеттору берилбөгендиги жөнүндө салык инспекциясынын тастыктамасы,
- карыз тарап тарабынан өзүнүн ишкердигин иш жүзүндө токтоткондугунун далилдері.

Мындай документтер берилбөген учурда райондор аралык соту аталган арызды **кайтарат**.

Соттук практикан талкуулоо үчүн мисал:

Банкроттук жөнүндө иши боюнча департаменти жеке ишкер Л.А.Латипованы, бюджетке жана бюджеттик эмес фонддорго салыктарды төлөө боюнча талаптарды канааттандырууга мүмкүн эместигине байланыштуу, аны ордунда жок карыз тарап катары банкрот (кудуретсиз) деп таануу жөнүндө арыз менен кайрылган.

Иш материалдары менен Латипова Л.А. бюджетке жана бюджеттик эмес фонддорго 167923 сом карызы бар экени аныкталган.

Салыктык инспекциянын чечимдеринин негизинде сот аткаруучу тарабынан салыктар жана жыйымдар боюнча өнбөгөн калдыктын суммасына аткаруу өндүрүшүн козгогон.

Каттоо жүргүзүүчү органдардын маалыматтарынан жеке ишкер Л.А.Латипованын менчигинде мүлк катталган эмес.

Арыз берүүчү тарабынан банкроттук жөнүндө иши боюнча чыгымдар жабылуучу мүлктөр табылып калышы мүмкүндүгүн негиздеген далилдер келтирилбөген, ошондой эле милдеттүү төлөмдөр жана акчалай милдеттенмелер боюнча карыз жарым жартылай төлонгөн.

Карыз тараптын мүлкү жоктуугуна себептүү арыз берүүчү тарабынан мүлктүн табылып калуу ыктымалын негиздөөчү далилдер келтирилбөген, ошондой эле бул чыгымдарды төлөөгө даяр башка кредиторлордан арыз түшкөн эмес, Бишкек шаарынын райондор аралык соту ЖИ Л.А.Латипованы банкрот деп табуудан баш таркан, анткени андан карыз өндүрүү жөнүндө аткаруу өндүрүшү бар жана банкроттук боюнча чыгымдарды жабуу үчүн мүлк жок. Сот туура чечим кабыл алганбы?

10. АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШҮНДӨ ИШТЕГЕН ЖАКТАРДЫН БАНКРОТТУГУ

Фермердик (дыйкан) чарбасы, жамааттык дыйкан чарбасы, ошондой эле башка айыл чарба ишканасы ошол чарбанын кредиторлорунун арызына ылайык соттун чечими менен банкрот катары таанылышы мүмкүн.

Аталган чарбалар кредиторлор менен биргелешкен чечим боюнча соттон тышкary тартиpte өзүлөрүн банкрот деп жарыялашы мүмкүн.

Айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүндө иштеген карыз тараптын банкроттугу жөнүндө маселени кароодо айыл чарба (фермердик, дыйкан) өндүрүшүнүн мезгилдүүлүгү жана анын жаратылыштык-климаттык жана айыл чарба ишин жүргүзүүнүн башка шарттарынан көз карандылыгы, ошондой эле айыл чарба ишинин тиешелүү мезгилиниң аякташы менен айыл чарба ишканасы тарабынан алына турган кирешенин эсебинен кредиторлордун талаптарын канааттандыруу мүмкүндүгү эске алынууга тийиш.

Эгерде администрациялоонун максаттарына жетишүү табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын же болбосо өзгөчө жагымсыз жаратылыштык-климаттык шаарлардын натыйжасында мүмкүн болбогон учурда, сот администратордун өтүнмөсү боюнча кредитордун макулдугу менен банкроттук жол-жобону жүргүзүүнүн **мөөнөтүн эки жылдан көп эмес убакытка узартууга** укуктуу.

Карыз тарапта активдер болгондо, администратор тарабынан өндүрүштү, анын ичинде атайын администрациялоонун *реабилитациялоо жол-жоболорун* жүргүзүү же жол жоболорду *реструктуризациялоо* усулуң колдонуу жолу менен сактап калуу боюнча чаралар көрүлүүгө тийиш.

Фермер (дыйкан) чарбаларынын банкрот болуу ишинин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын ченемдери колдонулат.

11. СОТТОР ТАРАБЫНАН БАНКРОТТУК (КУДУРЕТСИЗДИК) ЖӨНҮҮНДӨ ИШТЕРДИ КАРОО ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 28-статьясынын 3-пунктуна жана 256 – статьясынын 11-пунктуна ылайык юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштери **райондор аралык соттор тарабынан** каралат, мында арыз жазуучу (кредитор) юридикалык жак же жеке жак болуп саналары маанилүү эмес.

Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштерди даярдоо Кыргыз Республикасынын ГПК-нин талаптарына ылайык келүүгө тийиш, сот ал процессте Кыргыз Республикасынын ГПК-нин 150, 151-ст.ст. каралган бардык жагдайларды айкын кылууга чараларды көрүүгө тийиш.

Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иштер **өзгөчө өндүрүштөгү** иштер болуп саналарына негизделип, аларды кароо *Кыргыз Республикасынын*

ГПК-нин Экономикалык иштер боюнча өндүрүштүн өзгөчөлүктөрүн караган 25-главасынын эрежелери менен иш жүзүнө ашырылат.

Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иш боюнча өндүрүш козголгондон кийин, башка кредитордон ошол эле карыз тарапты банкрот (кудуретсиз) деп табуу жөнүндө **окшош арызды сот кабыл алууга укуктуу эмес.**

Көрсөтүлгөн абалда Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 27-12 статьясынын 7-пунктуна ылайык сотко кредиторго арызды кабыл алуудан баш тартуу тиешелүү болот, анткени ылайыктуу карыз тарапка банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө иш боюнча өндүрүш козголгон.

Арызды кабыл алуудан баш тартуу аныктамасында кредиторго анын ишке кредитор катары катышуу үчүн райондор аралык сотко арыз менен кайрылуу укугу түшүндүрүлүгө тийиш.

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 27-статьясына ылайык, банкроттук тууралу иштер «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамдын 1-1-главасында каралган эрежелер боюнча карала турган, өзгөчө өндүрүштөгү иштер болуп саналат, эл эми процесстик иш аракеттерди жасоо учурунда, Мыйзамдын 1-1-главасында алар каралбаган, процесстик иш аракеттер Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 25-главасы менен каралган өзгөчөлүктөр менен бирге жарандык өндүрүштүн эрежелери боюнча иш жүзүнө ашырылат.

Мында **банкроттук тууралу иштер** эч качан, кандай гана шартта болбосун **бейтарап сотко кароого берилиши мүмкүн** эмес жана алар боюнча үчүнчү жактар (өз алдынча талаптарды билдириүүчүлөр же билдирибөөчүлөр) жөнүндөгү эреже, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси менен каралган, ылайыксыз тарапты алмаштыруу эрежелер колдонулбайт.

Банкроттук жөнүндө исти кароодо, «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамдын 27-3-статьясына ылайык **банкроттук тууралу иште катышуучу жактар болуп:**

- 1) арыз берүүчү;
- 2) карыз тарап;
- 3) кредитор же кредиторлор;
- 4) таламдаш жактар (акционерлер, катышуучулар, пайчылар) эсептелишет.

Мында, сотко кайрылууга укугу бар кредитор (кредиторлор) болуп, юридикалык жактар жана жеке ишкерлер, жана ошондой эле граждандар саналышы мүмкүн.

Кредитор болуп Кыргыз Республикасынын резиденттери, жана ошондой эле резидент эместери да болушу мүмкүн.

Следует учитывать, что

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 22-статьясынын 1-пунктуунун 7-пунктчасына себептүү **банкроттук процессинин чегинде гана карыз тарапка мүлктүк мүнөздөгү бардык талаптар коюлушу мүмкүн.**

Мында, атайын администратордун **мүлктүк мүнөздөгү талаптарды** кароо боюнча иш аракеттери *райондор аралык сотко* даттанылышы мүмкүн, анын ичинде талапты четке кагуу же аларды канаттандыруу кезегин аныктоо боюнча пайда болгон талаш.

Эмгек укукмамилелеринен пайда болгон талаптар (эмгек акыны, компенсацияны, моралдык зыянды өндүрүү жөнүндө доолор), ошондой эле **өмүрүнө жана ден соолугуна зыян келтирүү** үчүн жоопкерчилик тарткан карыз тарапка койгон граждандардын талаптары *райондук сотторго* караштуу.

Убактылуу администратор өзүнүн ишкердигинин мезгилиnde кредиторлордун карыздарын жабуу боюнча кайсы-бир талаптарын канаттандыруу тууралуу маселелерди чечүүгө укуктуу эмес, анткени убактылуу администратордун милдети карыз тараптын бардык активдерин сактоону камсыздоо жана карыз тараптын сот тарабынан банкроттук жөнүндө иш боюнча чечим кабыл алуу мезгилиндеги финансыйлык абалы жөнүндө талдоо жургүзүү экенин билүү зарыл.

12. СОТКО ЖИБЕРИЛҮҮГӨ ЖАТКАН ЖАНА СОТТУК ТЕРИШТИРҮҮГӨ ИШТИ ДАЯРДООДО СОТ ТАРАБЫНАН СУРАТЫП АЛУУЧУ ЖАЗУУ ЖУЗҮНДӨГҮ ДОКУМЕНТТЕРДИН ЧАМАЛУУ ТИЗМЕСИ

a) Карыз тараптын банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө доолор боюнча:

- банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө арыз;
- арыздын көчүрмөсүн кредиторлорго (кредиторго) жибергендигинин далилдери;

- банкроттук жол жобосун колдонуу жөнүндө карыз тараптын ээсинин же карыз тараптын мүлкү менен башкарууга ыйгарым укуктуу болгон органдын чечими;
- канаттандырууга мүмкүн эмес болгон талаптардын суммасын тастыктоочу документтер;
- менчиктиң формасы жана менчиктиң субъектиси жөнүндө маалыматтар камтылган документтер;
- карыз тарап кредиторлордун талаптарын канаттандырууга мүмкүн эмес деп эсептеген себептерин тастыктоочу документтер;
- кредитордук жана дебитордук карыздарынын чечмелөөлөрү менен кредиторлордун жана карыз тараптардын тизмеси;
- акыркы отчеттук датага бухгалтердик баланс же аны алмаштыруучу башка документтер;
- мамлекеттик жыйымды төлөгөн тууралуу төлөм документи;
- банктагы счеттор тууралуу маалыматтар жана мүлктөрдүн бал болуусу тууралуу маалыматтар;
- карыз тараптын уставдык документтери.

Эскертуү:

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 27-2-статьясынын 1-п. ылайык, акчалай милдеттенмелерин аткарбагандыгына байланыштуу райондор аралык сотко карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арыз менен кайрылууга карыз тарап – юридикалык жак, гражданин, анын ичинде жеке ишкер укуктуу.

Карыз тарап-юридикалык жак райондор аралык сотко карыз тараптын карызкорду банкрот деп табуу жөнүндө арыз менен

Карыз тарап - юридикалык жак, карыз тараптын уюштуруучу документтерине ылайык карыз тарапты жооу тууралу чечим кабыл алуу үчүн ыйгарым укуктуу болгон органдын чечиминин же мамлекеттик ишкананын карыз тарабынын мүлкүнүн катышуучу тарабынан ыйгарым укуктуу болгон органдын чечиминин негизинде өзүн банкрот деп таануу тууралу арыз менен райондор аралык сотко кайрылат.

Акчалай милдеттенмелерди жана/же милдеттүү төлөмдөрдү өз убагында төлөө милдетин аткарууга абалы келбей каларын анык күбөлөндүргөн жагдайлар бар болгондуктан банкроттукту алдын ала көрө билип карыз тарап райондор аралык сотко карыз тараптын арызы менен кайрылууга укуктуу.

Карыз тараптын соттук чыгымдарды жабуу үчүн жетиштүү мүлкү бар болсо карызкор тарабынан райондор аралык сотко карыз тараптын арызы берилиши мүмкүн.

Карыз тараптын арызы райондор аралык сотко жазуу жүзүндө түрдө берилет. Аталган арыз карыз тарап, жекече ишкер же карыз тарап - юридикалык жактын жетекчиси же анын ордундагы башка жак кол коюшат.

Карыз тарап-гражданиндин арызында ишкердик иши менен байланышпаган милдеттенмелер тууралуу маалыматтар көрсөтүлөт (мисалы, алименттик милдеттер).

Карыз тараптын арызынын көчүрмөсүн карыз тарап банкроттук жөнүндөгү иште катышышкан кредиторлорго жана башка жактарга жиберүүгө милдеттүү.

б) Карыз тарапты банкрот (кудуретсиз) деп табуу жөнүндө кредитордун доолору боюнча:

- кредитордун арызы;
- карыз тарапка арыздын көчүрмөсүн жөнөтүүнүн (берүүнүн) далили;
- кредитордун талаптарынын суммасын тастыктоочу документтер (келишим, счеттор, фактураалар, төлөм документтери ж.б.).
- кредитордун уставдык документтери;
- мамлекеттик алымдарды төлөөгө төлөм документ;
- Карыздын бардыгы тууралуу соттордун чечимдери, аткаруу барактар жана башка документтер.

Эскертуү:

Кредитордун карыз тарапты банкрот деп табуу жөнүндө арызга карата коюлган талаптар Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамынын 27-8, 27-10-ст.ст. менен аныкталган.

Кредитордун арызы ар түрдүү милдеттер боюнча бириктирилген карызга негизделиши мүмкүн.

Кредиторлор карыз тарапка болгон өздөрүнүн талаптарын бириктируүгө жана сотко кредитордун бир эле арызы менен кайрылууга укуктуу. Мындай арызга өздөрүнүн талаптарын бириктирген кредиторлор тарабынан кол коюлат.

Акчалай милдеттенмелер боюнча Кыргыз Республикасы кредитор болуп саналган учурларда, райондор аралык сотко кредитордун арызы ага ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилиши мүмкүн.

Кредитордун арызына кол койгон органдын райондор аралык сотко мындай арыз берүүгө ыйгарым укуктуулугун ырастоочу документ (ишеним кат) дагы арызга тиркелет.

Карыз тарап - юридикалык жакты банкрот деп табуу жөнүндө салык же башка ыйгарым укуктуу органдардын арызына мыйзам менен көрсөтүлгөн милдеттүү төлөмдөр ююонча карыздарды алуу үчүн чаралар көрүлгөндүгүнүн далилдери тиркелиши тийиш.

Акчалай милдеттенмелер боюнча кредиторлор болуп кыргызстандык жана чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактар, ошондой эле социалдык камсыздоо органдары, салык органдары ж.б. саналышат.
Сотко банкроттук (кудуретсиздик) тууралуу ишти козгоо жөнүндө арыз прокурор тарабынан берилиши мүмкүн.

КОНТРОЛДУК СУРООЛОР

1. Банкроттук (кудуретсиздик) маселелерин жөнгө салуучу мыйзамдар;
2. Банкроттуктун түшүнүгү жана белгилери;
3. Банкроттук процесстин түрлөрүнүн түшүнүгүн (соттук, соттон тышкаркы тартип) бергиле;
4. Акчалай милдеттердин жана милдеттүү төлөмдөрдүн курамы жана өлчөмү;
5. Банкроттук жөнүндө иштердин сотто каралышы;
6. Убактылуу администраторду дайындоо тартиби;
7. Банкроттук процесстин жол жобосун атап бериниз;
8. Атайын администрациялоо деген эмне;
9. Атайын администраторду дайындоо тартиби;
10. Банкроттук процессин жүргүзүүдөгү тынышуу келишими;
11. Ордунда жок карыз тараптын банкроттугу;
12. Айыл чарба өндүрүшүндө иштеген жактардын банкроттугунун түшүнүгүн берүү;
13. Банкроттук жөнүндө иштерди даярдоо.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Задача 1.

Булатников Константин Евгеньевич обратился в межрайонный суд с заявлением о признании Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат «Столичный» (далее по тексту ОАО КК «Столичный») банкротом (несостоятельным).

В обоснование своих требований Булатников К.Е. указывает, что 5 ноября 2007 года между ним (Заемодателем) и ОАО КК «Столичный» (Заемщиком) был заключен договор займа № 85/КК, в соответствии с которым, ОАО КК «Столичный» получил заем в сумме 130 000 долларов США, сроком на три месяца, с ежемесячной выплатой процентов и части основной суммы займа.

Сумма займа была внесена в кассу ОАО КК «Столичный» через Генерального директора Есимова Б., о чем свидетельствуют квитанции к приходному ордеру № 30 от 5 ноября 2007 года на сумму 115 000 долларов США и № 32 от 12 ноября 2007 года на сумму 15 000 долларов США.

Возврат суммы займа ОАО КК «Столичный» обязалось осуществлять в соответствии с графиком (приложения № 1 к Договору), что в общей сумме к 5 февраля 2008 года подлежало возврату, с учетом начисленных процентов за пользование денежными средствами 157 300 долларов США. Однако, ОАО КК «Столичный» систематически нарушало условия договора, не погашало задолженность по займу и начисленным процентам, в связи с чем, им в соответствии с разделом 4 договора, начислялась неустойка за просрочку платежа в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

Булатников К.Е. указывает, что им неоднократно выставлялись претензии о погашении задолженности, а именно от 10 декабря 2007 года на сумму 52 650 долларов США, от 11 января 2008 года на сумму 106 729 долларов США, от 22 февраля 2008 года на сумму 163 540 долларов США.

26 февраля 2008 года ОАО КК «Столичный» погасило часть задолженности перед ним в сумме 100 000 долларов США. Таким образом, остаток задолженности составил 63 540 долларов США.

В последующем, им в адрес ОАО КК «Столичный» были направлены ряд претензий о погашении долга: от 12 мая 2008 года на сумму 63 540 долларов США; от 14 июля 2008 года на сумму 92 551 долларов США, на которые были получены ответы, как и ранее о том, что предприятие находится в крайне тяжелом положении и не может рассчитаться. При этом просит отсрочку платежа, обещая погасить долг, в ближайшее время. Однако, ОАО КК «Столичный» до настоящего времени не погасило долг, чем нарушило условия договора, а также требования гражданского законодательства Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 299 Гражданского кодекса Кыргызской Республики обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок, в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.

Следует отметить, что за период с 5 ноября 2007 года по настоящее время, между ОАО КК «Столичный» и им, были составлены ряд актов сверок взаимных расчетов по договору № 85/КК от 5 ноября 2007 года, а именно на дату: 5 декабря 2007 года сумма задолженности составляла 139 000 долларов США; на 5 января 2008 года сумма задолженности составляла 148 200 долларов США; на 5 февраля 2008 года сумма задолженности составляла 157 300 долларов США; на 26 февраля 2008 года сумма задолженности составляла 63 540 долларов США; на 1 августа 2008 года сумма задолженности составляла 93 161 долларов США.

1 декабря 2008 года, в порядке досудебного урегулирования спора, им была направлена в адрес ОАО КК «Столичный» претензия о погашении суммы долга в размере 123 172 долларов США, сроком не позднее 20 декабря 2008 года, которая должником игнорируется, и на которую до настоящего времени он не ответил.

Пункт 5 статьи 100 Гражданского кодекса Кыргызской Республики определяет, что основания признания судом юридического лица банкротом, а также порядок проведения процесса банкротства устанавливаются законодательством о банкротстве.

Согласно статье 9 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», должник является неплатежеспособным и может быть признан или объявлен банкротом (несостоятельным) при неудовлетворении должником правомерных требований кредитора (кредиторов) по оплате долгов и выполнению других обязательств (за товары, услуги и т.д.) в полном объеме при наступлении сроков платежа, или отказа должника удовлетворить такие требования в полном объеме при наступлении сроков платежа.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9-1 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» для возбуждения процесса банкротства в отношении неплатежеспособного должника требуется наличие минимального размера долга - если требования к должнику одного или нескольких кредиторов в сумме составляют не менее пятисот размеров расчетного показателя.

Сумма долга ОАО КК «Столичный» на 1 декабря 2008 года составляет 123 172 долларов США, что по курсу Национального банка Кыргызской Республики на указанную дату составляет 4 865 294 сомов, однозначно

превышающий минимальный размер, предусмотренный Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоительности)».

Подпункт 2 пункта 1 статьи 27-2 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоительности)» устанавливает, что правом на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом обладает кредитор.

Булатников Константин Евгеньевич просил суд признать Открытое акционерное общество Кондитерский комбинат «Столичный» банкротом (несостоительным) и назначить процедуру специального администрирования.

Примите решение по делу.

Задача 2.

Общество с ограниченной ответственностью «Квитэнь» (далее ОсОО «Квитэнь») обратилось в Межрайонный суд по экономическим делам города Бишкека с заявлением о признании ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» банкротом (несостоительным).

В обоснование своего требования заявитель указывает, что Бишкекский булочно-кондитерский комбинат АК «Кыргыз-Дан-Азық» (в настоящее время ОАО «Булочно-кондитерский комбинат») имел задолженность перед ГАО «Каракол-Дан-Азық» в сумме 703 493 сома. После обращения ГАО «Каракол-Дан-Азық» в суд с заявлением о взыскании суммы долга, между Бишкекским булочно-кондитерским комбинатом АК «Кыргыз-Дан-Азық» и ГАО «Каракол-Дан-Азық» было заключено 18 февраля 1999 года мировое соглашение, по условиям которого взыскатель предоставил должнику отсрочку и рассрочку уплаты суммы долга в срок до 31 декабря 2000 года. В августе 1999 года должник частично погасил свой долг на сумму 165 491,1 сом.

16 ноября 2000 года ГАО «Каракол-Дан-Азық» уступило свое право требования суммы долга в размере 538 001,9 сом с Бишкекского булочно-кондитерского комбината АК «Кыргыз-Дан-Азық» Закрытому акционерному обществу «Аудит-Право».

До уступки права требования, в соответствии с договором от 4 сентября 2000 года, ЗАО «Аудит-Право» предоставило товарный заем Бишкекскому булочно-кондитерскому комбинату на сумму 144 500 сом. После уступки права требования, ЗАО «Аудит-Право» продолжало кредитовать Бишкекский булочно-кондитерский комбинат мукой. В результате, сумма товарного кредита возросла до 346 445 сом, а сумма долга Бишкекского булочно-кондитерского комбината АК «Кыргыз-Дан-Азық» перед ЗАО

«Аудит-Право», с учетом суммы долга по договору уступки права требования, составила 884 446,9 сом.

В 2001 году Бишкекский булочно-кондитерский комбинат, после реорганизации АК «Кыргыз-Дан-Азық» путем разделения, был преобразован в ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» и указанный долг перешел к нему в полном объеме.

В связи с неисполнением ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» своих обязательств по выплате долга, ЗАО «Аудит-Право» обратилось за защитой нарушенных прав в арбитражный суд города Бишкека. В ходе судебного разбирательства, 13 февраля 2002 года стороны пришли к Мировому соглашению, по условиям которого, ЗАО «Аудит-Право» предоставляет ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» отсрочку погашения образовавшейся задолженности в сумме 1 806 700 сом, с учетом пени и штрафа, до 1 января 2003 года.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного Мирового соглашения, при неуплате ежемесячно указанной суммы, должник ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» обязался уплачивать пению в размере 0,1% от неуплаченной суммы, за каждый день просрочки и нести другую ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики.

В последующем, на основании договора займа денежных средств от 30 декабря 2002 года, ЗАО «Аудит-Право» предоставило ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» денежные средства в размере 110 000 сомов, которые заемщик обязался возвратить не позднее 1 апреля 2003 года. Однако, несмотря на неоднократные требования ЗАО «Аудит-Право» о погашении долга, ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» свои обязательства не исполнило. В результате чего за ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» перед ЗАО «Аудит-Право» образовалась задолженность, которая с учетом штрафных санкций составляет 3 038 973 сомов.

На основании договора уступки права требования от 21 мая 2003 года, ЗАО «Аудит-Право» уступило ОсОО «Квитэнъ» свое право требовать возврата долга в сумме 3 038 973 сомов с ОАО «Булочно-кондитерский комбинат». О состоявшемся договоре должнику направлено уведомление за № 145 от 21 мая 2003 года. ОсОО «Квитэнъ» в качестве кредитора направило в адрес ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» две претензии за № 1 от 23 мая 2003 года и за №2 от 2 июня 2003 года, с предложением добровольно погасить задолженность, однако, ответа на претензии не последовало. Устные переговоры с должником также не дали результата.

Изложенные обстоятельства дают основания прийти к выводу о неплатежеспособности должника, а ОсОО «Квитэнь» дают основания просить Межрайонный суд по экономическим делам города Бишкека признать ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» банкротом (несостоятельным) и начать в отношении него процедуру специального администрирования.

Примите решение по делу.

Задача 3.

Акционерное общество «Берлин-Хеми Аг» (далее по тексту АО «Берлин-Хеми Аг») обратилось в суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Витал Фарма» (далее по тексту ОсОО «Витал Фарма») банкротом (несостоятельным).

В процессе рассмотрения дела ОсОО «Витал Фарма» обратилось в суд с заявлением о прекращении производства по делу, в связи с тем, что между ним и АО «Берлин-Хеми Аг» имеется спор о сумме долга.

Определением межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года в удовлетворении ходатайства ОсОО «Витал Фарма» о прекращении производства по делу было отказано. Заявление АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) было оставлено без рассмотрения.

Определите подсудность и примите решение по делу.

Задача 4.

(Поскольку судом первой инстанции заявление АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) было оставлено без рассмотрения, на определение была подана апелляционная жалоба, в которой АО «Берлин-Хеми Аг» указывает, что считает вынесенное по делу определение межрайонного суда города Бишкека в части оставления без рассмотрения заявления АО «Берлин-Хеми Аг» незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, по тем основаниям, что суд первой инстанции пришел к неверному выводу, что заявление АО «Берлин-Хеми Аг» не подлежит рассмотрению в межрайонном суде города Бишкека.

Так, из содержания заявления АО «Берлин-Хеми Аг» следует, что заявитель обратился в суд с заявлением о признании должника ОсОО «Витал Фарма» банкротом, а не с исковым заявлением о взыскании задолженности. Свою задолженность должник признает и, поэтому нет надобности это подтверждать и доказывать через суд. В этом случае является необоснованным применение судом Контракта №BC-02/KYR-

2008 от 1 января 2008 года, согласно которому образовался долг. Ни заявителем, ни должником не оспаривается долг и поэтому не требуется доказательства. Должник не может погасить долг, и все время просит отсрочку, в связи с чем, заявитель обратился в суд с заявлением о признании должника банкротом

В данном производстве неверно ссылаться на Контракт, который не оспаривается. Тем более, что при принятии заявления, при подготовке его к рассмотрению, суд в своем определении, ссылаясь на статью 27-8 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», принял заявление к производству.

Акционерное общество «Берлин-Хеми Аг» просит отменить определение межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года, в части оставления заявления АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) без рассмотрения.

В судебном заседании представитель АО «Берлин-Хеми Аг» в полном объеме поддержала доводы своей апелляционной жалобы и просила ее удовлетворить по основаниям, указанным в апелляционной жалобе. Просила определение межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года отменить, в части оставления без рассмотрения заявления АО «Берлин-Хеми Аг», и направить в этой части дело на новое рассмотрение.

Представитель ОсОО «Витал Фарма» в судебном заседании пояснила, что они признают сумму основного долга, которая в суде первой инстанции снизилась до 17 тысяч евро, и не согласна с начислением на сумму долга процентов по статье 360 Гражданского кодекса Кыргызской Республики и пени. Считает, что данное дело подсудно межрайонному суду города Бишкека, просит принять законное решение и определение суда первой инстанции отменить.

Заслушав доклад судьи-докладчика, выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив правильность применения судом первой инстанции норм процессуального права и Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», и дав, в совокупности, оценку всем представленным доказательствам, судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда находит определение межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года, принятое по данному делу, подлежащим отмене, в части оставления заявления АО «Берлин-Хеми Аг» без рассмотрения, и направлении дела на рассмотрение в суд первой инстанции, по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, АО «Берлин-Хеми Аг» обратилось в суд с заявлением о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным).

Оставляя заявление АО «Берлин-Хеми Аг» без рассмотрения, суд первой инстанции в своем определении указал, что задолженность, которая подлежит взысканию с ОсОО «Витал Фарма» образовалась на основании Контракта №BC-02/KYR-2008 от 1 января 2008 года, заключенного между заявителем и должником.

В соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 Контракта, все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с Контрактом, расторжением, изменением или с недействительностью его подлежат разрешению в Международном Коммерческом арбитраже при Московской торгово-промышленной палате, в соответствии с его регламентом. Таким образом, настоящее заявление не подсудно межрайонному суду города Бишкека и подлежит оставлению без рассмотрения.

Между тем, указанные выводы суда первой инстанции нельзя признать правильными и обоснованными, так как они не соответствуют требованиям закона.

Так, указывая в своем определении, что согласно подпункту 10.1 пункта 10 Контракта, все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с Контрактом, расторжением, изменением или с недействительностью его подлежат разрешению в Международном Коммерческом арбитраже при Московской торгово-промышленной палате, в соответствии с его регламентом, суд первой инстанции не принял во внимание, что заявитель АО «Берлин-Хеми Аг» не ставит вопроса о взыскании суммы долга с ОсОО «Витал Фарма», а просит суд признать ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) по правилам Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности), в связи с его не платежеспособностью.

Суд первой инстанции оставил без внимания то обстоятельство, что в соответствии пунктом 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» дела о банкротстве являются делами особого производства и, в соответствии с пунктом 4 вышеуказанной нормы дела о банкротстве не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, которым в данном случае является Международный Коммерческий арбитраж при Московской торгово-промышленной палате.

Не были учтены судом первой инстанции также, требования статьи 385 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, в соответствии с которой, дела о банкротстве (несостоятельности)

юридического лица, рассматриваются межрайонными судами по месту нахождения должника-юридического лица, по правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными процессуальным законом и законодательством о банкротстве.

Из изложенного следует, что судом первой инстанции, при оставлении без рассмотрения заявления АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным), были неправильно применены нормы процессуального права и законодательства о банкротстве и, принято в этой части определение, которое не соответствует требованиям закона.

В соответствии с подпунктом 2 статьи 340 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, вправе отменить определение полностью или в части и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда, исходя из полномочий, предоставленных процессуальным законом считает, что определение межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года, в части оставления без рассмотрения заявления АО «Берлин-Хеми Аг» о признании ОсОО «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) подлежит отмене, а дело направлению в этой части, на новое рассмотрение по существу в межрайонный суд города Бишкека.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30 Закона Кыргызской Республики «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах», статьями 340, 341 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, статьей 27-32 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», судебная коллегия по административным и экономическим делам Бишкекского городского суда определение межрайонного суда города Бишкека от 15 апреля 2013 года, в части оставления без рассмотрения заявления Акционерного общества «Берлин-Хеми Аг» о признании Общества с ограниченной ответственностью «Витал Фарма» банкротом (несостоятельным) отменить, и направить дело в этой части, на рассмотрение по существу в межрайонный суд города Бишкека.

Правильное ли решение приняла по делу апелляционная инстанция городского суда?